

100  
4(с)к  
ж 81

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛДІМ ЖАНА ИПІМ  
МИНИСТРЛІГИ

БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНВЕРСИТЕТИ

ЖОРОЕВ Исламкул

Азыркы кыргыз тили  
сөз жасоо

ОШ, 2007

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ  
МИНИСТРИЛГИ

БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

КЫЗЫЛКЫЯ ГУМАНИТАРДЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  
ИНСТИТУТУ

Жороев Исламкул Маматкулович

**Азыркы кыргыз тили  
сөз жасоо**

Жогорку окуу жайлардын филология  
адистиктеринин студенттери үчүн  
окуу куралы

ОШ, 2007

УДК 811.51  
ББК – 81.2Ки  
Ж 81

Ш163.25

БАТМУ КГПИнин окумуштуулар  
көнешмесинде басууга сунушталган.

Адис редактор: А. Жалилов, филология

илимдеринин кандидаты, доцент.

Рецензиялагандар: Т. Нуруев, филология

илимдеринин кандидаты, доцент.

Машрапов, филология илимдеринин  
кандидаты, доцент. А.

филология, илимдеринин  
кандидаты, доцент. Ж. Элчиев,

филология, илимдеринин  
кандидаты, доцент.

Жороев Исламкул

Ж 81

Азыркы кыргыз тили, сөз жасоо. Жогорку окуу  
жайлардын филология адиистиктеринин студент-тери  
учун окуу куралы. – Ош, 2007. 72 бет.


ISBN 978 – 9967 – 24 – 567 – 9

Китепте азыркы кыргыз тилинин сөз жасоо бөлүмүнүн изилдөө  
объектиси, милдет-максаттары, сөз жасоонун изилдениш тарыхы  
теориялык маселелери, негиз жана анын уңгудан болгон  
айырмачылыгы, сөздүн мүчө бөлүгү, түзүүчү жана туунду  
негиздердин карым-катышы, сөз жасоо жолдору, сөз жасоочу  
мүчөлөр жана алардын классификацияланышы, ар бир сөз  
туркүмдөгү сөздөрдүн морфологиялык жана синтаксистик жолдор  
аркылуу жасалышы жана сөз жасоо боюнча талдоонун планы  
көрсөтүлөт.

Китептин чыгышына жакындан көрсөтүп, демөөрчулук  
кылган Темиров Шерали Убраимовиче жана жеке ишке  
Матказиева Гүлзада Эргешбекова автор төрөн ыраазычылык  
билдирет.

Ж 4602000000-07

ISBN 978 – 9967 – 24 – 567 – 9  
УДК 811.51  
ББК 81.2Ки  
© Жороев И., 2007



БАШ СӨЗ

Тил көп кырдуу, татаал көрүнүш болгондуктан, аны ар  
урдүү өңүттөрдөн (аспектилерден) изилдөген тил илиминин  
ир нече бөлүктөрү бар. Кыргыз лингвистикасынын да эне  
илибиздин структуралык түзүлүшүн иликтөөгө алган фонетика,  
лексикология, морфология, синтаксис ж. б. бөлүмдөрү белгилүү.  
Шолордун бири - сөз жасоо. Сөз жасоонун илимий-теориялык  
аселелерин изилдөөдө академик Б. Орзбаева, профессор  
.Кудайбергенов жана сөз түркүмдөрүн, алардын жасалыштары  
иенен кошо диссертациялык планда иштеп чыгышкан  
Дыйканов, С.Давлетов, Уметалиева, Н.Чечейбаева сыйктуу  
кумуштуулардын эмгектери чоң.

Сөз жасоо – мектептерде жана жогорку окуу жайлардын  
ыргыз филологиясы адиистиктеринде окутулуп, эчактан бери өз  
бъектисин тапкан илим. Бирок жогорку окуу жайлардын  
орфология адиистиктеринде ар бир сөз түркүмүнүн сөз жасоо  
згөчөлүктөрү морфологиялык өзгөчөлүк катары морфология  
урсунда окутулуп келе жатат. Морфология – сөз түркүмдөрүнүн  
формалары жөнүндөгү окуу, грамматикалык категориялардын  
лкагындагы мазмун. Ал эми сөз жасоо болсо лексика менен  
туркүмүнүн чегиндеги тил илими.' Ошондуктан  
айырмачылыгы, сөздүн мүчө бөлүгү, түзүүчү жана туунду  
негиздердин карым-катышы, сөз жасоо жолдору, сөз жасоочу  
мүчөлөр жана алардын классификацияланышы, ар бир сөз  
туркүмдөгү сөздөрдүн морфологиялык жана синтаксистик жолдор  
аркылуу жасалышы жана сөз жасоо боюнча талдоонун планы  
көрсөтүлөт.

Колунуздардагы китепте алгач ирет кыргыз тилинин сөз  
жасоосунун теориялык маселелери кыргыз филологиясы  
акультеттеринин студенттерине окуу куралы катары  
лайыкталып, өзүнчө тил илиминин бир бөлүмү катары  
ерилип олтурат.

Китепте кыргыз адабий тилинин сөз жасоосунун изилдөө  
бъектиси, башка текстеш илимдер менен байланышы, сөз  
жасоонун теориялык маселелери, сөз жасоонун жолдору, тиби,  
ор бир сөз түркүмүнө тиешелүү сөз жасоонун өзгөчөлүктөрү  
ерилди.

Ошондой эле, адабий тилдин өнүгүшүнүн бир башаты  
иалектилерде жаткандастыктан, кыргыз адабий тили жаш, өнүгүп  
эле жаткан тил болгондуктан, анын диалектилик  
үмкүнчүлүктөрдөн байып өнүгүп жатканын эске алып, түштүк-  
атыш диалектисине мүнөздүү сөз жасоого байланыштуу  
атериалдардан дагы кыскача маалымат берүүнү он көрдүк.

Кыргыз тилинин диалектилеринде грамматикалык жана сөз жасоо каражаттар боюнча олуттуу айырмачылыктардын жоктугу окумуштуулар тарабынан белгиленип жүрөт. Ошого карабастан, академик Б. М. Юнусалиев зат атоочтордун, сын атоочтордун, тактоочтордун жасалышында<sup>1</sup> ичкилик диалектисинде бир топ бөтөнчөлүктөрдүн бардыгын белгилеген. Окумуштуу А.Жалилов кыргыз тилинин лексикасынын 1980-жылдардын экинчи жарымынан кийинки өнүгүшүнө байкоо жүргүзгөн макалаларында кыргыз адабий тилинин сөздүк курамында сөз жасоодогу ички булактан пайдалануу тенденциясы журуп жатканын белгилеп руханият, инсаният, бейрасимий, гүлзар, шалызар ж.б. мисалдарды келтирет.<sup>2</sup>

Биз окуу-методикалык колдонмодо түштүк-батыш диалектисинин өкүлдөрү эсептелген айрым ақын-жазуучулардын көркөм чыгармаларында учурган диалектилик сөз жасоого байланыштуу материалдардан да киргиздик.

## СӨЗ ЖАСООНУН ИЗИЛДӨӨ ОБЪЕКТИСИ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Сөз жасоо термини азыркы кыргыз тил илиминде бир сөздөн экинчи бир туунду маанидеги сөзду пайда қылуу жана тил илиминин жаңыдан калыптанып келе жаткан бир тармагы деген маанилерде жолугат.

Сөз жасоонун изилдөө объектиси – сөз жана сөз жасоочу морфемалар (мүчөлөр, приставкалар). Ырас, сөз лингвистиканын лексикология, морфология, ономастика ж. б. бөлүмдөрүндө да жаралат. Бирок алардын ар бири өз максат-милдеттерине жараша өздөрүнө тиешелүү аңытта (аспектиде) изилдейт. Алсак, лексикологияда сөздөрдүн табияты, маанилик типтери жана түрлөрү, келип чыгышы, бир тилдеги сөздөр жыйындысынын куралышы, өнүгүшү, колдонулуш чөйрөсү сыйктуу маселелер каралса, морфологияда сөздөрдүн маанилик-грамматикалык топтору, сөз түркүмдөрүнө бөлүнүшү, ар бир сөз түркүмүнүн морфологиялык категориилары, булар аркылуу сөз формаларынын жасалышы сыйктуу маселелер териширилет ж.б.

Сөз жасоо болсо сөздөргө сөздөрдүн жасалышындағы башкача айтканда, алардын маанилик жактан өнүгүп, же сөз жасоочу элементтер жалганып же өз ара айкалышта келип, сөз жасоонун каражаты, материалы катарында мамиле жасайт, ушул бағыттагы касиеттерин карайт. Демек, сөз жасоо тилдик ички каражаттардын эсебинен пайда болгон жаңы туунду маанидеги сөздөрдүн жасалыш эрежелерин-типтерин, жолдорун изилдейт.

Тил коомдук көрүнүш болгондуктан, коом өнүккөн сайын анын фонетикалык, лексикалык жана грамматикалык, деңгээлдери өсүп, өнүгүп турат. Айрыкча, коомдун өнүгүш менен тилдин лексикасы өзгөрүүгө ийкемдүү келет. Анткени адамзат турмушунун тарыхый-социалдык, экономикалык, маданий, илимий-техникалык жактан өркүндөшүнүн натыйжасында жаңы түшүнүктөр жаралат. Андай жаңы түшүнүктөрдү атоо үчүн жаңы сөздөр керектелет. Алар бардык эле адабий тилдерде<sup>1</sup> төмөнкүдөй эки булак аркылуу пайда болот: а) Сырткы булактан, б) ички булактан. Сырткы булакта башка тилдерден даяр сөздөр оозеки түрдө жана жазуу

<sup>1</sup> Юнусалиев Б. М. Тандалган әмгектер. – Ф.: Илим, 1985. – 197-198, 200-202, 213-216-б-р.

<sup>2</sup> Жалилов А. Бары – кыргыз поэзиясынын фонемени: ЖАМУда өткөрүлүүчү! республикалык илимий-педагогикалык окуу (тезистер жана докладдар). – Жажалабад, 1994. – 79-б., Кыргыз тилиндеги –еки аффикси жөнүндө БатМУнун кабарчысы. –2002. -№ 1. –24-26-б-р.

<sup>1</sup> Диалектилик, говордук тилдердин лексикасында да.

аркылуу<sup>2</sup> өздөштүрүлөт. Ички булакта тилдин өзүнүн ички мүмкүнчүлүктөрү аракеттенип, туунду жаңы сөздөр көп маанилүүлүктүн өнүгүшүнөн, конверсиядан, сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы жана сөздөрдүн өз ара айкашуусунан улам жасалат. Бириңчи булак лексикалық кабыл алуу түрүндө болгондуктан лексикологияда изилденет. Ал эми экинчи булак сөз жасоонун негизги иликтөө чөйрөсүн түзүп, адабий тилдеги сөз жасоо жарайнына катышкан бардык тилдик бирдиктерди ичине камтыйт. Ошондуктан адабий тилдин лексикасына өткөн өздөштүрүлгөн сөздөр да, диалектизмдер да, алтугүл, жаргондорго чейин туунду сөздөрдү жасоого катышып адабий тилдеги башка сөздөр сыйктуу эле сөз жасоочу каражаттар болуп эсептелет. Мисалы: ирет (орусча рядь): ирет-ирет, иретте, иреттүү, иретсиз; азил (түштүк диалектилеринен өткөн сөз) азил – чын, азил – тамаша, азилдеш, азилкеч, азилде ж.б.

Тилдин ички мүмкүнчүлүгүнүн, сөз жасоонун эсебинен пайда болгон сөздөр адабий тилдик лексиканын толукталып байышын шарттайт.

Сөздөрдүн жасалуу эрежелери улуттук тилдин лексикалық, морфологиялық, синтаксистик мыйзамдарына ылайык объективдүү түрдө жүзөгө ашып отурат. Сөз жасоо илими аларды системага салып, мыйзам ченемдерин ачат, аныктайт, улуттук тилдин өзгөчөлүктөрүнө шайкеш келген ийкемдүү өнүгүү бағыттарын белгилейт. Албетте алардын баары лексикологиялық, морфологиялық, синтаксистик маселелер менен тыгыз катышта териширилөт. Бул сөз жасоо илиминин аталган тил таануунун бөлүмдөрү менен тыгыз байланышта калыптанып өнүгүшүн көрсөтөт. Өз кезегинде алардын өнүгүүсүнө да таасир этет. Сөз жасоонун ык-жолдорун, эрежелерин билүү, туура өздөштүрүү улуттук адабий тилде пикир алышуу мүмкүнчүлүгүн арттырат.

Кыргыз тили илиминде сөз жасоо өз изилдөө объектиси, категориилары, максат милдети бар тил илиминин бир бөлүмү экендиги тилчи окумуштуулар тарабынан белгиленип жүрөт.<sup>1</sup> Бирок «лингвистикалық традиция боюнча, кээ бир сөз түркүмдөрүнүн сөз жасоо маселелери да (жалпы эле сөз жасоо маселеси да – түшүндүрмө авторлордуку) морфологиядан орун

алып келе жатат»<sup>2</sup> Биз аны мектептик окуу китептерден тартып илимий тил илимдерине чейин өз мазмунун толук чектеп окуп, изилдеп үйрөнгөн оң деп эсептейбиз.

Сөз жасоо өзүнүн алдына төмөнкүдөй негизги милдеттерди коет:

- Өзүнүн изилдөө объектилеринин чектерин так иликтөө;
- Сөз жасоонун негизги түшүнүктөрүнүн (унгу, мүчө, түзүүчү негиз, туунду сөз ж.б.) табиятын аныктоо жана аларды классификациялоо;
- Сөз жасоонун жолдорун жана типтерин үйрөнүү;
- Ар бир сөз түркүмүнүн сөз жасоо бөтөнчөлүктөрүн сипаттоо.

### Сөз жасоонун изилдениши

Азыркы кыргыз тил илиминин башка бөлүмдөрү сыйктуу эле сөз жасоонун да өз изилдениш тарыхы, өнүгүү жолу бар. Бул жөнүндө кеп болгондо орто кылымдарда түрк тилдерин изилдеген эмгектерди, бириңчи кезекте түрк тилдерине орток эстелик Махмуд Кашгаринин «Түрк тилдер сөз жыйнагы» китебин (XI к.) эстебей коюуга болбайт. Ал эмгектерде сөздүн татаал организм экеңдиги, анын ар бир тилге мүнөздүү эрежелер менен шарталып түзүлө тургандыгы, айрым морфологиялық каражаттар тууралуу кабар берилип<sup>1</sup>, түрк сөз жасоосунун тарыхы орто кылымдарда эле башталган. Тилекке каршы, бул илимий маалыматтар XIX кылымдын I жарымында индоевропалық традициядагы изилдөөлөргө таянып пайда боло баштаган, түркологиядагы сөз жасоо жөнүндөгү иликтөөлөргө таасирин тийгизе алган эмес. Себеби чыгыш авторлорунун түркологиялық эмгектери илимий чөйрөгө ал тушта белгилүү боло элек эле. Индоевропалық тил таануунун салтында XIX кылымдын бириңчи жарымында түрк сөз жасоосуна негиз салган окумуштууларга И.Гиганов, М.Казембек, А.И.Ильминский, В.И.Вербицкий, О.Бетлинг сыйктууларды кошууга болот. Алар татар, түрк, алтай, якут тилдеринин

<sup>2</sup> Кыргыз адабий тилинин грамматикасы: 1-бөлүм. Фонетика жана морфология. – Ф.: Илим, 1980. – 82 – б. Мындан башка да: кыргыз тилинин грамматикасы: морфология. – Фрунзе, 1964. – б-р; Давлетов С.; Кудайбергенов., Азыркы кыргыз тили: Морфология. – Фрунзе, 1980. – б-р ж.б.

<sup>1</sup> Орузбаева Б.Ә. Сөз курамы. – Б.: Мектеп, 2000. – 28-29-31-б-р.

<sup>2</sup> Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. – Б.: Кыргызстан, 1996.162-б.  
Абдувалиев И. Кыргыз тили. – Б., 2003. – 23-б.

материалдарында бир катар сөз жасоочу мүчөлөрдү белгилеп, илимий – теориялык планда терең жалпыланган. Сөз аткарған кызматына токтолушкан.

Сөз жасоо маселесине атайын планда советтик түркологдордон Н. К. Дмитрев, Н.К.Баскаков, А.Н.Кононов, Э.В.Севорян, А.Гулямов А.А.Юлдашев ж.б. окумуштуулар кайрылган жана алардын айрымдары В.В. Виноградовдун жолун жолдоп, сөз жасоону тилдин өзүнчө бөлүмү катары карашып, анын изилдөө объектисин такташкан.

Кыргыз тилинин сөз жасоосу тууралуу алгач ой айткан иорфологияларында, окумуштуу – проф. К.Тыныстанов. Ал башталгыч класстар үчүн, арналган «Эне тилибиз» (1928), анын уландысы «Кыргыз тилинин морфологиясы» (1934) аттуу китептеринде сөз бүтүшү 20 мүчө саналат, алар фонетикалык жактан туруктуу, оошмо жана сыйлыгышма деген түрлөргө бөлүштүрүлөт. Сөз түркүмдерүнүн жасалыш ыкмалары да берилген. Булардын баары кыргыздын биринчи тилчи профессоруна академик Б.Ө.Орузбаеванын «К.Тыныстанов кыргыз тилинин грамматикасы жөнүндөгү илимдин (сөз жасоонун да кыстырма авторлордуку) чыныгы негиздөөчүсү болуп саналат», деген адилет баасын айкын далилдеп турат.

ХХ кылымдын 50-жылдарынан тартып кыргыз тилинин структуралык деңгээлдерин изилдөө бир топ жанданган жана тигил же бул тилдик категорияларды жекелеп-терендештеги талдоо колго алынган.

Сөз жасоо салаасында кыргыз тилиндеи сөз жасоону жолдору жана каражаттары айрыкча Б.М.Юнусалиев, Ж.Шукүров,<sup>3</sup> Б.Ө.Орузбаева,<sup>4</sup> С.Кудайбергеновдор<sup>5</sup> тарабына

түркүмдөрү боюнча жазылган С.Давлетов,<sup>6</sup> К.Дыйканов,<sup>7</sup> С.Иманалиев,<sup>8</sup> С.Кудайбергенов,<sup>9</sup> Б.Уметалиева,<sup>10</sup> Н.Чечейбаевалардын<sup>11</sup> эмгектеринде ар бир сөз түркүмүнүн өзүнө мунөздүү жасалыш өзгөчөлүктөрү, сөз жасоо каражаттары, типтери жана жолдору көнүри талданган.

Мындан сырткары, азыркы кыргыз тилиндеи сөз жасоо көнүндөгү лингвистикалык түшүнүктөр. Кыргыз тилинин илимий ы.Жакыпов, С.Турусбеков, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турусбековдордун<sup>12</sup> И.Абдувалиев, Т.Сыдыковдордун<sup>15</sup> жогорку окуу жайлар үчүн жазган окуулуктарында да сөз болот.

<sup>1</sup> Орузбаева Б. Ө. Сөз курамы. –Б.: Мектеп, 2000. –35-б.

<sup>2</sup> Юнусалиев Б.М. Киргизская лексикология: Ч./о Фрунзе: Кыргызучпедгиз, 1959.

<sup>3</sup> Шукүров Ж. Кыргыз тилиндеи татаал сөздөр. – Фрунзе: Кыргыз окуу педмамбас, 1957.

<sup>4</sup> Орузбаева Б. Кыргыз тилиндеи сөз жасоочу аффикстер. – Фрунзе, 1958;

Словообразование в киргизском языке. – Фрунзе: Илим, 1964; Сөз (слова). – Б., 1994; Сөз курамы. – Б.: Мектеп, 2000.

<sup>5</sup> Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеи этиши жасоочу кээ бир мүчөлөр. – Фрунзе, 1966; Кыргыз тилиндеи этишин жасалышы. – Фрунзе: Мектеп, 1970.

<sup>6</sup> Давлетов С. Азыркы кыргыз тилиндеи тактоочтор. – Фрунзе: Кыргыз окуупедманбас, 1960.

<sup>7</sup> Дыйканов К. Имена существительные в киргизском языке. – Фрунзе, 1956.

<sup>8</sup> Иманалиев С. Кыргыз тилиндеи сырдык сөздөр. – Фрунзе: Мектеп, 1969.

<sup>9</sup> Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеи ат атоочтор. – Фрунзе, 1950; Подражательное

слова в киргизском языке. – фрунзе, 1957; Сын атооч, сан атооч жана аларды мектепте

окутуу. – Фрунзе: Мектеп, 1960. Кыргыз тилиндеи этишин жасалышы. – Фрунзе:

Мектеп, 1970.

<sup>10</sup> Уметалиева Б. Имя прилагательное в современном киргизском языке. – Фрунзе: Мектеп, 1965.

<sup>11</sup> Чечейбаева Н. Кыргыз тилиндеи сан атоочтор. – Фрунзе: Илим, 1978.

<sup>12</sup> Кыргыз тилинин грамматикасы: Морфология – Ф.: Илим, 1964., Кыргыз адабий

тилинин грамматикасы – Ф.: Илим, 1980.

<sup>13</sup> Жакыпов ы!, Турусбеков С, Майрыков Д. Кыргыз тилинин грамматикасы. 1-бөлүк –

Ф.1954.

<sup>14</sup> Давлетов С., Кудайбергенов С. Азыркы кыргыз тили: Морфология. – Ф.: Мектеп, 1980.

<sup>15</sup> Абдувалиев, Сыдыков Т. Азыркы кыргыз тили: Морфология. – Б., 1997

<sup>16</sup> Абдувалиев И. Кыргыз тили: лекциялар курсу. – Б., 2003.

## СӨЗ ЖАСООНУН НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨРҮ

Жогоруда белгилүү болгондой, тилдеги бардык сөздөмөнүн маанидеги сөздөр гана сөз жасоонун объектисин кирет. Алар тилдин лексикасынын басымдуу бөлүгүн эзлэтийиштүү каражаттар, типтер жана жолдор менен жасалат.

Дериваттык (сөз жасоочу) каражаттарга түзүүчү негизин тубаса жана туунду түрлөрү, сөз жасоочу аффикстесыяктуулар кирет. Деривация жарайянынын түрдүү типтери жан жолдору менен жаңы, туунду сөздөр жасалат. Тилдин ички каражаттарынын эсебинен тийиштүү эрежелерге ылайык туунду сөздөрдүн жасалышы сөз жасоо жолу болуп эсептелет. Анда туунду сөздөр бир сөздүн ички маанисинин кеңейишинен (кеңейиши көп маанилүүлүк байланыштын алысташиынан), сөздөрдүн өз айкаша келүүсүнөн жана сөз жасоочу мүчөлөрдүн түзүүчү негиздерге жалганышынан жарапат.

Кыргыз тилинин сөз жасоо жолдору – лексика семантикалык, морфологиялык, синтаксистик (аналитикалык) жолдор. Ошентип, сөз жасоонун негизги түшүнүктөрүн түзүүчү негиз, анын түрлөрү (тубаса, туунду), сөз жасоочу мүчө, сөз жасоо тиби, сөз жасоо мааниси, сөз жасоо жолдору ж.б. түзөт.

Албетте, аталган деривациялык түшүнүктөр, категорияла же буларга жакын бирдиктер лексикологияда да, сөз составы үйрөнүүдө да, морфологияда да, синтаксисте да тил илимини ал бөлүктөрүнүн обiectилерине ылайык каралат. Андыкта алардын сөз жасоого гана тиешелүү касиеттерин терең түшүн зарыл. Алсак, лексикологиядагы сөздөрдүн көп маанилуу лүгүнөн лексика-семантикалык жол менен жасалган сөздөр сөздөрдүн лексикалык маанилери сөз жасоо маанилерин сөздүн составындагы уңудан негизди (тубаса), же сөздөр формаларынын жасалышынан морфологиялык жол аркынан жасалган сөздөрдүн жасалышын ж.б.

### Негиз жана уңгу

Сөз жасоодо (деривацияда) борбордук түшүнүк негиз болондуктан, аны уңудан ажыратып билүү биринчи план коюлат.

Уңгу - өз алдынча турганда сөздүк функция аткарып, бир гана морфемадан (Морфема – белгилүү бир грамматикал-

маани туюнтыкан уңгу же мүчө) турган сөздүн бөлүгү, морфологиялык тилдик бирдик. Ал лингвистиканын морфология бөлүмүнүн объектисине жатат. Ошондой эле, лексикологиялык бирдик катары сөздүктөрдө лексикалык маанилери сыпатталып, тилдин сөздүк курамынын олуттуу бөлүгүн түзөт. Ал эми негизтийиштүү каражаттар, типтер жана жолдор менен жасалат. Болсо сөз жасоочу башкы каражаттардан, ошондуктан ал тил илиминин сөз жасоо бөлүмүнде окутулат.

Негиз бир уңудан (тоо, суу, таш), уңгу менен мүчөдөн тоолуу, сууса, таштак, бейтааныш, бакубат), эки же андан эшкүнүк уңудан (ташбака, көзайнек, алпкаракуш), башкача жайтканда бир уңгу морфемадан да, бир нече морфемалардан да турат. Демек, тыбыштык жактан уңуга дал келиши да, дал елбеши да ыктымал.

Сөздөрдү сөз түркүмдөрү боюнча туура ажыратуу дагы негиз түшүнүктөрүнө байланыштуу. Анткени сөздөрдүн лексика грамматикалык топтору уңгу аркылуу (унгүүрүндө турса) да, негиз аркылуу да (туунду сөз болсо) иштөйткөн. Мисалы: - Бекиш, чүпүрөктү суула. Бул сүйлемдөгү чүпүрөк» деген лексемага табыш жөндөмөсүнүн сөз өзгөртүүчүнү (-ту) мүчөсү жалганып турат, заттын атын билдири, морфологиялык аспектиден караганда уңгу сөз. Ал эми «суула» өзүн зат атооч деп кароого болбайт. Ырас, уңгусу (суу) затты илдирет, морфологиялык анытта сөздүн уңгусу. Бирок негизи суула) кыймыл- аракетти туюнтыканда, ал этиш сөз түркүмүнө кирет.

Сөздөрдү сөз түркүмдөрү боюнча аныктоодо алардын орфологиялык составы жактан эмес негиз (тубаса, туунду) уңундөгү лексика-грамматикалык мааниси жетекке алынат.

Ошентип, негиз дегенибиз, сөздүн тутумунан форма асоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү алып салгандан ийинки бөлүгү, сөз жасоо категориясы. Ал морфологиялык түгүндин айырмаланат.

### Сөздүн мүчө бөлүгү

Сөздүн негиз бөлүгүн туура аныктоо үчүн дагы бир ингвистикалык талап- бул сөздүн мүчө бөлүгүн тааный билүү олуп саналат. Мүчө – сөздүн тутумундагы жардамчы бөлүк (орфема), жеке өз алдынча турганда бир суроого жооп берип, бир лексикалык маанини билгизе албайт, тыбыштык жактан

туруксуз. Кыргыз тилинин фонетикалык (ассимиляция, диссимилляция, аккомодация, сингармонизм ж.б.) залардын түрлөрү (көгүлтүр), ченемдүүлүктөрүнө ылтайык бир эле мүчө ар кандай тыбыштын гылтыр (саргыч, бозгуч), вариантта кездеше берет. Андай мүчөлөр ээрчиме мүчөлөр дегылтым (кызгылт, саргылт), аталат. Кээ бир -ана, -стан, -кор, -поз, кер, -кеч, -ке, -бай, -т- омук (бозомук), сыйктуу мүчөлөр тыбыштык жактан туруктуу келет. Алар азыр имтыл (карамтыл) мүчөлөрү. кыргыз тил илимнде ээрчибес мүчөлөр деп аталат.

Мүчөлөр аткарган кызматына карай сөз жасоочу, форма // -нычы (биринчи, жетинчи) мүчөсү. жасоочу, сөз өзгөртүүчү деп үчкө бөлүнөт.

Эгерде сөзгө бул мүчөлөрдүн кабатталып колдонулуу -оо, -өө (алтоо, жетөө) мүчөсү. талап кылыша, алгач сөз жасоочу, андан кийин форма Чамалама сан атоочту уюштуруучу жасоочу, акырында сөз өзгөртүүчү мүчө уланат. Бул лексикал-ча (жыйырмача, жетимишче, жүзчө), жана грамматикалык касиетке байланыштуу. Анткени слаган (ондогон, жүздөгөн), жасоочу мүчө - сөз жасайт, форма жасоочу мүчө - ага кошум-ын (бирин-экин), грамматикалык маани киргизет, сөз өзгөртүүчү мүчө- кошум-дай (жыйырмадай, отуздай, элүүдөй) мүчөлөрү. грамматикалык маани киргизүү менен өзү уланган сөзү баштада. Этиштин терс формасын уюштуруучу - ба (барба, көрбө, сөздөр менен байланыштыруучу кызмат аткарат. Сөз жасоочу кетпе, коркпо мүчөсү.) мүчөлөр - сөз жасоонун морфологиялык жолун уюштуруу). Этиштин кош мамилесин уюштуруучу: каражат. Ошондуктан буларга «сөз жасоонун морфологиялык жолун уюштуруу). Этиштин кош мамилесин уюштуруучу: жолу» деген бөлүмдө токтолобуз.

### Форма жасоочу мүчөлөр

Сөздүн лексикалык маанисine кошумча оттенкаг-ар // -ыр (чыгар, батыр, жеткир), өзгөчөлүктуу (ата - атаке, ини-иничек), же кошум-ыз (тамыз, угуз, эмиз), грамматикалык (кишилер деген сөздөгү -лер (-лар) мүчө-сат (суусат, көрсөт), көптүк мааниде) маанини киргизет. Мындай мүчөлөр сөздө-ыт // -т (канат, жогот, уялт) мүчөлөрү. өз ара тутумдаштыруу үчүн кызмат кылбайт. Сөздүн лексикал-ча // -ын (жамын, көрүн, таран) мүчөсү, маанисин да өзгөртүп жибербейт.<sup>1</sup> Ушул касиеттери менен // -ын (жамын, көрүн, таран) мүчөсү, жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдөн айырмаланат. Алар түүк мамилесин уюштуруучу:

1. Зат атоочтун көптүк санын уюштуруучу:

-лар: (балдар, тоолор, аталар, энелер) мүчөсү.

2. Сын атоочтун салыштырма даражасын уюштуруучу:

-ыраак // -раак (кызылыраак, сарыраак) мүчөсү.

3. Сын атоочтун басында даражасын уюштуруучу:

-ыш (агыш, көгүш),

-ыл (кызгыл, кыргыл),

-ылжын // - ылжым (каралжын, көгүлжүн),

-ылтыр (көгүлтүр),

-ыч (саргыч, бозгуч),

-ылт (кызгылт, саргылт),

-ылтым (кызгылтым),

-омук (бозомук),

-имтыл (карамтыл) мүчөлөрү.

1. Иреттик сан атоочту уюштуруучу:

-нычы // - нчы (биринчи, жетинчи) мүчөсү.

2. Жамдама сан атоочту уюштуруучу:

-оо, -өө (алтоо, жетөө) мүчөсү.

3. Чамалама сан атоочту уюштуруучу:

-ча (жыйырмача, жетимишче, жүзчө),

жана грамматикалык касиетке байланыштуу. Анткени слаган (ондогон, жүздөгөн),

жасоочу мүчө - сөз жасайт, форма жасоочу мүчө - ага кошум-ын (бирин-экин),

грамматикалык маани киргизет, сөз өзгөртүүчү мүчө- кошум-дай (жыйырмадай, отуздай, элүүдөй) мүчөлөрү.

4. Аркылуу мамилесин уюштуруучу:

-дыр // -тыр (тыр бардыр, бастыр, күлдүр);

-кар // -кыр (башкар; жаткыр, жеткир, бүткөр);

-кыз // - гыз (аткыз, жеткиз, тургуз, жеткиз);

5. Этиштин өздүк мамилесин уюштуруучу:

-ын (жамын, көрүн, таран) мүчөсү,

6. Этиштин туюк мамилесин уюштуруучу:

-ыл // - л (курул, жуул) мүчөсү,

7. Этиштин буйрук ыңгайын уюштуруучу:

-айын (барайын, келейин, жүрөйүн),

-алы (баралы, жүрөлү),

-алык (баралык, туралык),

-ын (баргын, тургун),

-ыла (баргыла, тургула),

-сын (барсын, турсун) мүчөлөрү.

8. Этиштин тилек ыңгайын уюштуруучу:

-гай (баргай эле, жүргөй эле) мүчөсү.

<sup>1</sup> С.Давлетов, С.Кудайбергенов. Аз.кыргыз тили. Морфология. -Ф.: Мектеп. 1980.18

14. Этиштин ниет ыңгайын уюштуруучусу  
 -мак (бармак, келмек),  
 -макчы (бармакчы, келмекчи) мүчөлөрү.
15. Этиштин шарттуу ыңгайын уюштуруучу:  
 -са (окуса, көрсө, түшүнсө) мүчөсү.
16. этиштин өткөн чагын уюштуруучу:  
 -ды (барды, окуду, эстеди, кетти),  
 -ган (барган, айткан, билдириген),  
 -ыптыр (алышыптыр, жүрүптыр, түшүнүптыр),  
 -чу (барчу, айтчу, жүрчү, күлчү) мүчөлөрү.
- 17.Этиштин келер чагын уюштуруучу:  
 -ар (болов, айтар, көрөр) мүчөсү.
- 18.Чакчылдарды уюштуруучу:  
 -ып (күлүп, кыйкырып, ырдап),  
 -а (умтуна, каткыра, келтире),  
 -й (курчай, сыйпалай, сүйлөй),  
 -ганы (кучактаганы, конгону, келгени),  
 -гыча (күлгүчө, жүргүчө, отургуча, кеткиче),  
 -майынча (чыкмайынча, ырдамайынча) мүчөлөрү.
19. Атоочтурктарды уюштуруучу:  
 -ган (эгилген тектир, олтурган бала),  
 -ар (болов бала, жатар конок),  
 -бас (тозбос тон, түгөнбөс кен),  
 -оочу // - уучу (аткаруучу киши, айтылуучу кеп) мүчөлөрү.
20. Кыймыл атоочторду уюштуруучу:  
 -оо // - уу (айдоо, окуу, сүйүү),  
 -ыш (тааныш, алыш-бериш),  
 -мак (найза саймак..., ат жоорутмак),  
 -май (алмай, бермей, көтөрмөй) мүчөлөрү.
21. Суроону уюштуруучу:  
 - бы (алмабы, кенби, көппү, токпу, барбы),  
 -чи (Азаматчы, президентчи, депутатчы) мүчөлөрү.
22. Өтүнүү маанисин уюштуруучу:  
 -чи (айтчы, ырдачы, сүйлөчү) мүчөсү.
23. Эркелетүү, кичирейтүү маанилерин уюштуруучусу:  
 -ке (атаке, апаке),  
 -бай (атакебай, апакебай),  
 -тай (Гүкүнтай, кичкинтай),  
 -чек (иничек, келинчек, көлчүк) мүчөлөрү.

## Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр

Сөздүн лексикалык маанисин өзгөртө албайт, жеке грамматикалык маанисин өзгөртүп, синтаксистик жактан башка сөздөр менен башкаруу, ээрчишүү, таандык (кыйышуу) байланышы аркылуу тутумдашуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. М: Эмгек адамды атак-даңкка бөлөйт, ден соолукту чыңдайт деген сүйлемдөгү белгиленген мүчөлөрдү алып таштасак, сөздөр синтаксистик жактан өз ара байланышпай (эмгек адам атак-даңк бөлөй, ден соолук чыңдай.) калат. Демек, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөздөрдү айтылуучу ойго ылайык тутумдаштырууда, кепке ыраттуу мүнөз берүүдө колдонулат.<sup>1</sup> Аларга төмөнкү иүчөлөр кирет:

1. Зат атоочтурктардын таандык категориясын уюштуруучу:  
 -ым (кыздарым, элим, жайлоом, ручкем),  
 -ыбыз (кызыбыз, элибиз, үйүбүз, жолубуз),  
 -ың (жаның, күнүң, шаарың, улутун),  
 -ыңар (айлыңар, киноңор, сүротүңөр),  
 -ыңыз (ырыңыз, сүйүүңүз, коругуңуз),  
 -ыңыздар (балаңыздар, келиниңиздер, жериңиздер),  
 -ы // -сы' (китеби, журналы, атасы, энеси) мүчөлөрү.
2. Зат атоочтурктардын жөндөмө категориясын уюштуруучу:  
 -нын (бабанын, эненин, улуунун, кыздын, каттын),  
 -га (агайга, эжеге, жайлоого, Ошко, Бишкекке),  
 -ны (баланы, кызды, катты, атасын),  
 -да (шаарда, кыштакта, айылышында, китеpte),  
 -дан (Кыргызстандан, элден, коноктон, апасынан, атаман) мүчөлөрү.
3. Жак категориясын уюштуруучу :  
 -мын (адаммын, учкучмун, барам, келем),  
 -быз (адамбыз, учкучпуз, барабыз, келебиз),  
 -сын (адамсың, учкучсун, барасың, келесин),  
 -сыз (адамсыз, учкучсуз, барасыз, келесиз),  
 -сыңар (адамсыңар, учкучсұңар, барасыңар, келесиңер),  
 -сыздар (адамсыздар, учкучсұздар, барасыздар, келесиздер) мүчөлөрү.

<sup>1</sup>. Давлетов, С. Кудайбергеновдордун жогорудагы эмгегинин 16-бетинде.

Учур чак жана келер чак этиштердин түгумунда чакчыл -а, мүчөлөрүнөн кийин келген -т (иштейт, жатат, келет) мүчөсү.

## Тұбаса жана туунду негиз

Негиз семантикалық жана структуралық өзгөчөлүгүн  
карай тубаса жана туунду болуп эки типке бөлүнөт. Тилди  
учурдагы этабында структуралық жана семантикалық жакта  
сөз жасоочу ар түрдүү элементтерге ажыратууга, түшүндүрүү  
мүмкүн болбогон негиз тубаса негиз деп аталат. А  
морфемалық жактан эркин уңгуга дал келет. Тубаса неп  
туюнтыкан лексикалық маани мотивдешпеген маани болу  
сөздүн түзүлүшү аркылуу аны түшүндүрүү кыйын. Мисалы: та  
сыр, уч, күн сыйктуу сөздөрдүн семантикаларын аларды  
түзүлүшүнө же сөз жасоонун кайсы бир жолдоруна таяны  
андап-чечмелей албайбыз. Буга диахрондук сөз жасоо ж  
этимологиялық изилдөөлөр жооп табышы мүмкүн. Бирок эрк  
унгуга дал келген бардык негиздерди тубаса негиз деп кароо  
да болбайт. Анткени лексика – семантикалық жол мен  
жасалган бир катар туунду сөздөр формалық жактан уңгуга д  
келет. Мисалы: Көк I сың. Заттын булутсуз ачык асман сыйкт  
түсү. Көк жоолук. Көк боек. Көк' II зат. Асман. Ата аяган ж  
карайт, күш аяган көк карайт. Көк III зат. Жашыл чөптө  
жашилчалар. Тоо көгү жаңыдан тишка илинип келе жаткан уб

(Абдылмомунов) Көк IV сын. Өжөр, айтканын ойлогон бербекен, айтканынан кайтпаган.<sup>1</sup> Бул омоним сөздөрд маанилериндеги жалпылыкты байкоого болот, түстөкшөштүкка негизделип, түстү билдириген сын атоочтон кийин маанилери өнүккөн.<sup>2</sup> Омонимдик маанилерди туулар лексикалық маанилер, аларды туюнтыкан уңгуларды туун негиздер катары караган он.

Тилдин учурдагы этабында анын сөз жасоочу иш каражаттарынан жасалып, морфемалық бөлүктөргө ажырату жана түшүндүрүүгө мүмкүн болгон негиз туунду негиз даталат. Алсак, **бөлмө** (бөл + мө), **бөлүм** (бөл + үм), **бөлүм** (бөл+үм+чө), **бөтөндө** (бөтөн + дө), **бөтөнчө** (бөтөн + чөтөнчөлүк) (бөтөн + чө + лүк) ж.б. Бул мисалдардан көрүн тургандай, **бөл** этишинен сөз жасоочу -ма, -ым, -ча мүчөлө

менен зат атоочтор, бөтөн деген сын атоочтон этиш (бөтөндө), тактооч (бөтөнчө), зат атооч (бөтөнчөлүк) сөз түркүмдөрү -ла, -ча, -лық сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу морфологиялык жол менен жасалды. Ал сөздөр – морфемалык бөлүктөргө ажырайт жана өз кезегинде дагы башка сөздөрдүн жасалышына да негиз боло алган (бөлүм + чө, бөтөнчө + лүк) туунду негиздер. Булар фонетикалык турпаты боюнча уңгуга дал келбейт. Ошондой эле **Кызылкыя** (сын атооч + зат атооч), **кыркаяк**, (сан атооч + зат атооч), **темир-жол** (зат атооч + зат атооч) сыйктуу сөздөрдө ар кайсы же бир сөз түркүмүндөгү сөздөр өз ара айкалышып, бир лексикалык маанини (жердин атын, куртту, жолдун түрүн) туюндуруп жатат. Алар морфемалык бөлүктөргө (уңгуларга) бөлүнөт, синтаксистик жол аркылуу уңгулардын семантикалык-грамматикалык айкалышынан жасалган туунду негиз болуп эсептелет. Келтирилген мисалдардагы (лексика-семантикалык, морфологиялык жана синтаксистик жолдор менен жасалган (буларга кийин дагы токтолобуз) сөздөрдөгү эң башкы өзгөчөлүк жана жалпылык алар туюнтурган лексикалык маанилердин мотивдешкендигинде, башкача айтканда, алгачкы омонимдик түгөйлөрдүн маанилерине таянып, же сөздөрдүн структурасындагы (уңгу+сөз жасоочу мүчөлөр, уңгу + уңгу) сөз жасоочу бирдиктерге таянып, лексикалык 'маанини аңдоого мүмкүн экендигинде. Туунду негиз катары эсептелери да ушуга байланыштуу.

## Түзүүчүү негиз (сөз)

Сөз жасоодо ар бир жаңы жасалган туунду сөздүн (негиздин) түзүүчү негизи болот. Туунду сөздүн жасалышына уютку болгон сөз же сөз айкалыштары түзүүчү негиз деп аталац. Түзүүчү негизди туюндуруу үчүн орус тили илиминде мотивдешкен негиз (мотивируюша, мотивирующая основа)<sup>1</sup>

Русская грамматика. – Москва: Наука, 1980.  
Ким О.М., Зализняк А. М. ж..б. Современные  
1992 – 92 б.



<sup>1</sup> Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. – Фрунзе: Мектеп, 1969. – 343-344-б-р.

<sup>2</sup> Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. – Фрунзе: Илим, 1980. – 122-б.

негизи – жаз; жазмакер (гезиттик жазмакерлер), бул сөздү түзүүчү негиз – жазма. Баянда (эл-журтка баянда) түзүүчү негиз – баян; баяндама (адабият тууралуу баяндама), түзүүчү негиз – баянда; баяндамачы (чечен баяндамачы), түзүүчү негиз – баянда.

Жогорку мисалдардан көрүнүп тургандай түзүүчү негиз катары тубаса негиз да (жаз, баян), туунду негиз да (жазма, баянда, баяндама) келе берет.

Бир эле түзүүчү негиз бир нече, бирдей же ар кайсы сөздөрдүн жасалышына база катары да келе жолдо, жолдуу, жолчо, жолдук, жолук, жолчу түзүүчү негиз жол.

Жаңы жасалган сөздөргө жеке сөздөр гана эмес сөздөрдүн айкалыштары, сейрек болсо да мүчөлөр дагы түзүүчү негиз боло алат: **ак**, **сакал** > аксакал, **төрт**, **амал** > төртама **ысык**, **көл** > ысыккөл, **таза**, **сүү** > Тазасуу (энчилүү ат), ат жана **эне** > ата – эне, –чылык (дыйканчылык, кыргызчылык), чылык > (терс мүнөздөгү үрп – адат). **Чылыктан** күйдүк, –из (капитализм), изм > (кандайдыр бир коомдук агымдар, караштар, багыттар:) Измдер көбөйүп кетти ж.б.

### Түзүүчү жана туунду негиздердин карым-катьшы

Жаңы жасалган сөз туунду негиз семантикалык жактан татаал түзүлүштө болуп, түзүүчү негиз көз каранды. Башкача айтканда, түзүүчү негиздин тыбыштырпаты жана туюнкан мааниси туунду сөздүн тутумун чагылат. Туунду сөз менен анын жасалышына уютку болуп түзүүчү негиздин ортосундагы семантикалык жана структуралык алака туундулук катыш деп аталат. мисалы: **Сууса**: Суусаган жагымдуу, балдай таттуу аккан суу (Женижок). Бул **сууса** деген туунду сөз семантикалык жана тыбыштык турпаты жагын түзүүчү негизи **сууга** көз каранды абалда турат. Себеби сөзү туюнкан «булак, дарыя, көл деңиздерди пайда кылуу» химиялык жагынан сутек менен кислороддун кошулушу мен келип чыккан, түсүз суюктук» маанисинен («сүү, суусундикиси келүү») келип чыккан жана анын тыбыштык турпатын жасалган сөздө кайталанды.

Түзүүчү негиз менен жасалган сөз сөз жасоо жубун түзөт. Сөз жасоо жубу деп сөз жасоого катышкан уңгулаш эки сөздү айтабыз. Алсак жөлө – жөлөк, жөлөк – жөлөкчүл(у.), жумуш – жумша, жумшак – жумшакта, бото, көз – ботокөз, көз, мончок – көзмончок, жер жана суу – жер – суу ж.б.

Сөздүн жасалышында жаңы жасалган сөз менен түзүүчү негиздин ортосундагы карым-катьш маселеси башкы проблемалардан болуп саналат. Анткени, тилдин өнүгүшүнүн учурдагы этабында сөз жасоо жубунун кайсы түгөйү түзүүчү, кайсы түгөйү туунду сөз болот деген суроолорго жооп берүү бир топ кыйын. Бул маселени туура аныктоо үчүн сөз жасоо жубун түзгөн сөздөрдүн төмөнкүдөй семантикалык жана структуралык белгилерине көнүл буруу керек.

1. Туунду сөз түзүүчү негизге салыштырганда маанилик жактан татаалыраак келет. Анын семантикасы түзүүчү сөздүн жана ага уланган форманттын, сөздүн составдык элементинин, семантикалырыныйындысынан турат жана өз кезегинде түзүүчү негизде болбогон кошумча же жаңы маани болуп эсептелет: Эже – «бир тууган же туугандык жакындыгы бар өзүнөн улуу кыз же аял». Эжеke, бул сөздөгү «бир тууган же туугандык жакындыгы бар өзүнөн' улуу кыз же аялга сыйлоо, эркелетүү иретинде кайрылуусу» кошумча мааниси –ке форманты менен киргизилди. Китечче – «кичинекей китеч», «кичинекей» мааниси – ча мүчөсү аркылуу берилди. Гүлдө – гүл ачуу, «ачуу» деген жаңы сема –ла мүчөсү менен туюнтулду.

Ал эми татаал сөздөрдөгү сөз жасоо жубунда семалык татаалыраактык аларды түзүп турган компоненттердин семаларына карата аңдалат: Мала көк – мала (анчалык ачык эмес түс) жана көк (булутсуз ачык асман сыйктуу түс) айкалышынан туруп, түстүн өзгөчө бир түрүн, мала көктү (анчалык ачык эмес көк түстү) туюндуруду, маанилик татаалыраактык жасалды.

Демек, келтирилген мисалдарда маанилик жактан сөз жасоого катышкан каражаттардын (элементтердин) өз алдынча маанилерине караганда татаалдашкан, сөз жасоонун эки элементинин мааниси камтыган сема туюнтулуп жатат.

2. Туунду сөз түзүүчү сөзгө караганда структуралык жакта да татаалыраак келет, башкача айтканда морфемалардын саны көбүрөөк болот: каарду «ачуулуу; ырайымсыз», түзүүчү сөз – каар, бир (ун), менен бирге сөз жасоо маанисine да ээ. Лексикалык маани – морфемадан (каар) турат, туунду сөздө (каардуу) эк лексикологияда, грамматикалык мани – грамматикада каралса, морфема (каар + дуу) бар. Каардуулук «ачууланганда» сөз мааниси – сөз жасоодо каралат.

3. Сөз жасоо жубунуң түзүүчү түгөйү кәэде стилистикалык жактан бейтарап, туунду түгөйү стилдик боектуу болот түзүүчү негиз аркылуу туюнтурган белгини заттын аты катары тиш доктор (стилдик жактан бейтарап), – тиши (оозеки көрсөткөндүгүндө).

4. Сөздөрдүн лексика-семантикалык жол менен жасалы жубунда түзүүчү негизди сөздөрдүн жалпы категориялык сөз түркүмдүк маанилерине таянып аныктайбыз. Себеби семантикалык, структуралык жана стилдик критерийде негиз боло албайт. Структуралык түзүлүштөрү бирде келип, семантикалык мативдешүүнүн базасында болот туунду сөздөрдү сөз түркүмдөрүнүн жалпы маани боюнча гана аңдайбыз: агартуу («окутуу, билим берүү агар этишинин кыймыл атоочу, кыймыл – аракеттин атоочи билдириди») – агартуу («окутуу, билим берүү иштери», <sup>3</sup> атооч), кайра куруу (тактооч менен этиштүү айкалышынан турган эркин сөз айкалышы) – кайруу (1985-жылдан СССР кыйраганга чейинки коомдо демократиялык процесстер жана тарыхый өнүгүүшүн ошол этапы, зат атооч), беш бармак (сан атооч менен зат атоочтун айкалышынан турган эркин сөз айкалышы – бешбармак (тамактын аты, зат атооч). Биринчى мисалда этиш зат атоочко кийинки мисалдарда тактоожана этиш, сан атооч жана зат атооч сөз айкалыштада зат атоочко өтүп, туунду лексикалык маанидеги сөз түзүүчү негиз болуп берди.

### Сөз жасоо мааниси

Тилдеги туунду сөздөр лексикалык, грамматикалык маани менен бирге сөз жасоо маанисine да ээ. Лексикалык маани – морфемадан (каар) турат, туунду сөздө (каардуу) эк лексикологияда, грамматикалык мани – грамматикада каралса, сөз мааниси – сөз жасоодо каралат.

Бир же бир нече туунду сөздөрдү өз ичине камтып алардын бардыгына бирдей тараган маани<sup>1</sup>- сөз жасоо мааниси деп аталат. М: ак (сүт азыктары), ак (көздүн карегин кептап калган чел), көк (чөп) туунду сөздөрүнүн сөз жасоо мааниси – түзүүчү негиз аркылуу туюнтурган белгини заттын аты катары көрсөткөндүгүндө.

Сөз жасоо маанисин сөз түркүмдөрүнүн грамматикалык мааниси менен чаташтырбоо керек. Сөздөрдүн грамматикалык мааниси ошол сөз түркүмүнө кирген сөздөрдүн бардыгына тиешелүү болсо, сөз жасоо мааниси ошол сөз түркүмдөгү айрым туунду сөздөрдүн гана тобуна таандык болот. М: балтала, күрөктө, арала, эгөөлө сөздөрүнүн сөз жасоо мааниси – түзүүчү негиз аркылуу туюндурулган затты кыймыл-аракети иштөөдө курал катары көрсөткөнүндө. Бул маани бардык эле этиш сөздөргө таандык боло бербейт. Демек, балтала, күрөктө, арала, эгөөлө этиш сөздөрү башка этиш сөздөр менен катар бирдей грамматикалык мааниге ээ болгону менен сөз жасоо мааниси боюнча айырмаланат.

Сөз жасоо маанисин лексикалык маани менен да чаташтырбоо керек. Лексикалык маани – бир сөздүн кертбашына тиешелүү болуп, аны башка сөздөрдөн айырмаласа, сөз жасоо мааниси туунду сөзгө же туунду сөздөрдүн тобуна мүнөздүү болуп, алардын ортосундагы маанилик карым-катыштын бар экендигин билдиret. М: Мүчө (адамдын же жаныбарлардын дene бөлүктөрү), мүчө (өз алдынча турганда маани бере албаган сөздүн бөлүгү) деген сөздөр лексикалык маанилери боюнча бири-бирине окшобойт. Ал эми сөз жасоо мааниси (кандайдыр бир бүтүндүн бөлүгү) боюнча белгилүү бир калпышлык жакындык белгилери бар экендигин байкалат.

Лексикалык маани бүтүндөй бир сөз аркылуу туюнтулат. М: ата-энэ (үй – бүлөнү башкарған, үй ээлери), Үй – жай (үй жана ага тиешелүү мүлк). Сөз жасоо мааниси атайын каражаттар аркылуу берилет. М: ата-энэ, үй-жай туунду сөздөрүнүн сөз

жасоо (жалпылап көрсөткөн) мааниси түзүүчү (ата, эне, үй, жайгиздеринин (сөз жасоочу түпкү каражаттардын) өз айкашып бир бүтүндүккө келиши аркылуу уюшулду.

### Сөз жасоо тиби

Сөз жасоо маанилери боюнча туунду сөздөрдү топторуу бөлүштүрүү сөз жасоо тиби деп аталат. Бул туунду сөздөрдүн ара салыштыруу аркылуу ишке ашат. Салыштырууд төмөнкүдөй эки шарт эске алынат.

1. Түзүүчү негиздеринин жана сөз жасоочу мүчөлөрүнүн (эгер болсо) грамматикалык маанилеринин бирдейлиги.
2. Сөз жасоо маанилеринин жалпылыгы.

М: балалык, жаштык, карылык деген сөздөр бир сөз жасоо тибине кирет. Анткени, бул сөздөрдөн жогорку эки белги табылат. Биринчиден үчөөнүн төң түзүүчү негиздери зат атоо (бала, жаш, кары) сөз түркүмүндө жана үчөөнө төң сөз жасоо –лык мүчесү жалганып турат. Экинчиден, үчөөндө төмөнкүдөй түшүнүктүү жалпылап көрсөткөн сөз жасоо маанилери бар.

Эгерде туунду сөздөрдө жогорку белгилердин бирөө элжок болсо, анда бир сөз жасоо тибине кирбейт. М: Айылдык, шаардык, тоолук деген сөздөр биринчи белгиси боюнчук жогорку сөздөр менен окшош, бирок экинчи белгиси аркылардан айырмаланат. Себеби айылдык, шаардык, тоолук деген сөздөр «адамдын жашаган жери боюнча өзгөчөлүг көрсөткөн» сөз жасоо маанисине ээ. Ошондуктан бул сөздөр өзүнчө сөз жасоо тибине топтолот.

Жаңылык, жакшылык, жамандык сөздөрү жогорку сөздөрдөн экинчи белгиси боюнча, биринчиден, түзүүчү негиздери сын атооч сөз түркүмүндө (-лык сөз жасоочу мүчесү эске албаганда) экендиги менен, экинчиден, түзүүчү негиздеринин аркылуу туундурулган сыңдык белгини жалпыланган заттын мааниде көрсөткөн сөз жасоо мааниси менен айырмалана. Ошол себептен булар жогорку эки типке төң кошулбаста. Өзүнчө сөз жасоо тибин түзөт.

Туунду сөздөрдү топторго ажыратуу – бул татаал тилдүү кубулуш. Анткени жаңы туунду маанидеги сөздүн жасалышын көз каранды. Эгерде тилде жаңы туунду сөздөр пайда болса, алар тигил же бул сөз жасоо тибине кошулат. Биз жогорку

сөз жасоонун морфологиялык жолу менен жасалган үч тибин мисалга тарттык. Ырас, азыркы кыргыз тилинде да сөз жасоонун тиби бир канча. Бирок чексиз деп айтууга болбайт. Аларды каттоо, изилдөө иштери али алдыда.

### Сөз ЖАСООНУН МОРФОЛОГИЯЛЫК ЖОЛУ

Тубаса же туунду негизге сөз жасоочу мүчөлөрдү жалгоо аркылуу жаңы сөздөрдү жасоо – морфологиялык жол деп аталат. М: Манас (кыргыз элинин оозеки чыгармаларынын түүчокусу болгон чыгарма, эпос), араба (эки же төрт дөңгөлөктуү жүк жана жүргүнчүлөрдү ташууга ылайыкташтырылып жасалган шайман), шаар (административик, өнөр-жай, соода жана маданий бобор, кыштакка карганда калк көп орношкон пункт) деген сөздөргө –чы, -кеч, -лык сөз жасоочу мүчөлөрүн улап колдонсок: манасчы («Манас» эпосун айтууну өнөр кылыш алган адам), арбакеч (арабаны башкарган адам), шаардык (шаарда жашаган, шаарда туруучу адам) деген туунду маанидеги сөздөр пайда болот. Бирок сөздүк курамдагы туш келген эле сөзгө тигил же бул сөз жасоочу мүчөнү жалгоо менен жаңы сөз жасала бербейт. Себеби сөз жасоочу мүчөлөр чаржайыт колдонулбайт. Алар жалпы белгилери боюнча окшош сөздөрдү гана жасайт. Сөз жасоо мыйзамына ылайык түзүүчү негиздери менен туундурулук катышта келип, семантикалык жактан татаал болот. М: тепкич (тээп чыгуу, өйдө көтөрүлүү же ылдый түшүү учун жасалган баскычтуу шаты) сөзүндө кыймыл-аракеттик (теп) маани да, заттык (тепкич) маани да камтылса, арчалуу (арча өскөн, арчасы көп) сөзүндө заттык да, сын атоочтук да маани бар. Демек, сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган сөздөр менен алардын жасалышына түзүүчү негиз болгон сөздөрдүн ортосунда маанилик карым катыштын болушу шарт.

Түзүүчү негиздин түпкү маанисинин туунду негиздин семантикасында чагылышы, сакталышы бирдей болбайт. М: атооч сөздөрдөн жасалган этиштердин айрымдарында (эгерде уңу абстрактуу маанидеги зат атооч же сын атооч, сан атооч, тактооч, тууранды сөздөрдөн болсо) түзүүчү негиздин атоочтук мааниси менен туунду негиздин этиштик мааниси биригип кеткендей сезилет: сүйлө, укта, бирик, кызар, кечүү, дүпүлдө ж.б.

## Сөз жасоочу мүчө

Кыргыз тилиндеги туунду сөздөрдүн көпчүлүк морфологиялык жол менен, башкача айтканда, сөз жасоо мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалат. Ал эми сөз жасоо мүчөлөр төмөнкү маанилери менен мунөздөлөт:

1. Форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сыйк жардамчы морфема өз алдынча жумшалбайт. Бирок ич семантикалық мааниге ээ болот. Ошондуктан бир сөздөк экинчи бир туунду сөздү жасай алат; жалпы категориялар (грамматикалық) маанини өзгөртөт. М: сөз+мөр=сөзмөк кыйгач+ла=кыйгачта деген сөздөрдүн биринчисинде түзүүчү негиздин атоо маанисине ылайык белгилик маанисинде түзүүчү негиздеги белгилик мааниге ылайык кыймыл-аракеттик түшүнүк пайда болду.
  2. Жаңы сөздөрдү жасоо зарылдыгына жараша биринч артынан бири (негизден кийин) кабатталып келе бересе. Мындай учурда эң акыркысы сөздүн негизи деп эсептелет. Қитеп+канат+чы=қитепканачы, жама+ык+чылык=жамакчыл. Түр+ма+ык+ла=түрмөктө ж.б.
  3. Орун тартиби боюнча (негизден кийин) форма жасоочу жак сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдөн мурун келесе тил+чы+лар+ыбыз=тилчилиерибиз ж.б.
  4. Кээде форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдөн кийин келип деле жаңы туунду маанидеги сөздү уюштура берет. Қойчу+лар+ыбыз+ча= койчуларыбызча, агар+т+уу+чы=агартуучу ж.б.
  5. Сандык жектан форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөргө караганда көп. Айтсак, жалпы түрк тилдеринде жүздөн<sup>1</sup>, анын ичинен кыргыз тилинде жүздөн ашуун<sup>2</sup>, жасоочу мүчө бар. Ал эми К.Сейдакматов<sup>3</sup> мындай мүчөлөрдүн фонетикалық варианттарын кошо эсептеп жүздөн ашырат.
  6. Сөзгө уланган форма жасоочу мүчө жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр туюнктан грамматикалық мааниге караганда жасоочу мүчөлөр туюнктан маани айкын, ачык байкалат.

7. Эз ара синонимдик (-ман: акылман, -луу: акылдуу, -чыл: талапчыл, - кер: талпкер, -тал: сезимтал, -луу: сезимдүү, ж.б.) антонимдик<sup>\*</sup> (-луу: суулуу, -сыз: суусуз, -луу: адептүү, -бе: беадеп ж.б.), омонимдик<sup>\*</sup> (-ча: кызылча, -ча: кыргызча ж.б.) катышта келе берет.

# Сөз жасоочу мүчөлөрдүн класификацияланышы

Сөз жасоочу мүчөлөр тилдин бүгүнкү мезгилиnde сөз жасоо мүмкүнчүлүгүнө карай: өнүмдүү, аз өнүмдүү, өнүмсүз болуп үчкө бөлүнөт. Анткени алардын кээ бирлери сөз жасоого ғактивдүү катышса, айрымдары сейрек катышат. Ошондой эле негиздин ажырагыс элементине айланып сенек болуп калгандары да бар.

2. Жаңы сөздөрдү жасоо зарылдыгына жараша бириң калгандары да бар. Өнүмдүү мүчөлөр- сөз жасоого активдүү катышат. Кабыл артынан бири (негизден кийин) кабатталып келе бержалынган жаңы сөздөрдөн да жаңы туунду маанилерди жасай Мындай учурда эң акыркысы сөздүн негизи деп эсептелет. Әлат. Түзүүчү негизден оңай ажыратылат. Ажыратканда уңгунун китең+канат+чы=китеңканачы, жама+ык+чылык=жамакчыл мурунку лексикалык мааниси сакталат. Аларга: \_луу,-сыз,-дай,-тур+ма+ык+ла=турмөктө ж.б. мүчөлөр

3. Орун тартиби боюнча (негизден кийин) форма жасоочу жакирет.

· сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдөн мурун келә Аз өнүмдүү мүчөлөр- сөздөрдүн тутумунан анча кезикпейт, тил+чы+лар+ыбыз=тилчилиерибиз ж.б. өнүмдүү мүчөлөргө караганда азыраак сандагы сөздөрдү

4. Кээде форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдөн кий жасайт.<sup>3</sup> Көпчүлүгү атооч сөздөрдөн этиш сөздөрдү жасоого келип деле жаңы туунду маанидеги сөздү уюштура берет. катышат. Азыркы мезгилде бул мүчөлөрдөн жасалган койчу+лар+ыбыз+ча= койчуларыбызча, агар+т+үү+ч сөздөрдүн сенек формага өтө баштаганы арбын. Бирок өнүмдүү агартуучу ж.б. мүчөлөр сыйктуу уңгудан оңай ажыратылат. Ажыраганда

5. Сандык жактан форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү негиз алгачкы лексикалык маанисин жоготпойт. мүчөлөргө караганда көп. Айтсак, жалпы түрк тилдеринде<sup>3</sup> Аларга: -ык,- чан, -ылга, -чак, -гыч, -чи, -чыл, -чак, -ынак, -гын,- жүздөн<sup>1</sup>, анын ичинен кыргыз тилинде жүздөн ашуун<sup>2</sup>, сыра ж.б. мүчөлөр кирет.

жасоочу мүчө бар. Ал эми К.Сейдакматов<sup>3</sup> мындай Өнүмсүз мүчөлөр- бирин-серин гана сөздөрдүн мүчөлөрдүн фонетикалык варианттарын кошо эсептеп жасалышына катышып, азыркы мезгилде тилдин тирүү сөз жүздөн ашырат.

6. Сөзгө уланган форма жасоочу мүчө жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр туюнкан грамматикалык мааниге караганда жасоочу мүчөлөр туюнкан маани айкын, ачык байкалат.

<sup>7</sup> Антонимдик катыштагы сөз жасоочу мүчөлөр, синонимдик катыштагы сөз жасоочу мүчөлөргө Караганда сейрек кездешет.

<sup>3</sup> Сөз жасоочу мүчөлөр өз ара да, форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр менен да омонимдик катышты түзө берет.

<sup>3</sup> Азыркы кыргыз тилинин грамматикасы. –Ф.: Илим, 1980. 131-б.  
<sup>1</sup> Аталган эмгектин 131-бетинде.

<sup>1</sup> Б. Ө. Орзбаева. Сөз курамы. –Б.: Мектеп, 2000. 212-б.  
<sup>2</sup> Кыргыз адабий тилинин геометриясы.

<sup>3</sup> К. Сейдакматов. Кыргыз тилинин кысқаша сүрөттөшүү. – Бишкек, 2000. 212-б.

б-р. Делилов. Кыргыз тилинин кыскача этимологиялык сөздүгү. –Ф.: 1988. 305-3

-ы, -ырка, -а, -аса, -ыңды, -мал, -мач, -гыр, -са, -жы мүчөлөр кирет.

Ошондой эле сөз жасоочу мүчөлөр кыргыз тилинде кайсыл сөз түркүмүндөгү сөздөрдү жасашына карай: атоочтан атооч жасоочу, 2) атоочтан этиш жасоочу, 3) этиш этиш жасоочу, 4) этиштен атооч жасоочу мүчөлөр деп төр бөлүнөт.

### Сөз жасоочу мүчөлөрдүн пайда болуу жолдору жана толукталуу булактары

Тилдин башка бирдиктери сыйктуу мүчөлөрдүн кегчигиши, жаңы формалар менен толукталышы бир кылка эмейт.

1. Кээ бир мүчөлөр маани берүүчү сөздөрдүн маанисин жоготурыштык жактан деформацияланышынан пайдалон. М: -тур>тур>дур> -ды, -т, чак>-ча ж.б.
2. Бир эле мүчөнүн функциялык жактан ар башка миллийт, тыбыштык жактан өзгөрүүгө учурашынан пайдалон. М: -гач// -тыч, -ты// -га (сүлгү, чалгы) ж.б.
3. Айрым мүчөлөр эки мүчөнүн айкашуусунан бөлүнбөс жардамчы морфемага айланган: -ыңды <-ын+ды, -арман, -ылга <-ыл+га ж.б.
4. Айрым сөздөрдүн лексикалашуусунун натыйжасын алардын курамындагы сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөз жасооч мүчөгө өткөн. М: -да (түндө, ошондо), -дан (баштада, мурунтаан) ж.б.
5. Тыбыштык туура келүү, жылышуу жана алмашуу закондор ылайык пайда болон. М: -ар// -ай (саргар, саргай) ж.б.
6. Кээ бирлери (-кана, -стан, -кер, -поз, -кеч) текстеш эмес бағыркумунө (сын атооч же зат атоочко) тиешелүү сөздөрдү тил уясындагы тилдерден кабыл алынган.<sup>2</sup>

### Зат атооч сөздөрдүн морфологиялык жол менен жасалышы

#### Атооч сөздөрдөн зат атооч жасоочу мүчөлөр

1. Атооч сөздөрдөн зат атооч жасоочу өнүмдүү мүчөлөр: -чи, -чу, -чү): зат атооч сөздөрдө жалганып, негизинен кеси билдириүүчү зат атооч сөздөрдү жасайт. М: катчы, тил

токойчу, дүкөнчү, компьютерчи, тракторчу ж.б. Бул мүчө азыркы кыргыз тилинде өнүмдүү мүчө болгондугуна карабай, кээ бир сөздөрдүн уңгуларынын ажырагыс бөлүгүнө айланып калган учурлары да жок эмес.<sup>3</sup> М: упчу, эпчи, каракчы ж.б.

Ошондой эле аталган сөз жасоочу мүчө суроо, өтүнүү маанисин уюштуруучу -чи (форма жасоочу) мүчесү менен синонимдик катышта келет. Алардын сөз жасоочу же форма жасоочу функцияда колдонулганы контексттен байкалат. М: Чакырды Бөкөй кат жаз деп, Өзүнүн катчы молдосун («Саринжи-Бөкөй»). Катчы? Кат жазгың келбейби? (оозеки кеп). -лык (-лик, -лук, -лүк, -дык, -дик, -дук, -дүк, -тык, -тик, -түк): зат атооч сөздөрдө жалганып төмөнкүдөй сөздөрдү жасайт.

1. Туугандык, мамилелик катышты билдириген зат атооч сөздөрдө жалганып, ошол мамиледе болгондукту туюндурат: аталаңык, агалык, доступ, душмандык, курбулук ж.б.
2. Жыл мезгилин билдириген сөздөрдө уланып, түзүүчү негизи туюндурган убакта себилген эгин деген маанини билдириет: жаздык, күздүк.
3. Жыл деген сөзгө уланып, ошончолук убакка толгондукту, ай деген сөзгө уланып, ошол мезгилдин ичинде ала турган кызмат ақыны туюннат: жылдык, айлык.
4. Орун-мейкиндикти, дene мүчөлөрүн билдириген сөздөрдө уланып, ошого ылайыкталган, арналган буюм-тайымды түшүндүрөт: орунук, туштук, ооздук.<sup>1</sup>
5. Сын атооч сан атооч сөздөрдө жалганып, түзүүчү негизге маанилеш зат атоочторду жасайт: сыпайылык, жакшылык, эффективдүүлүк, учулук, кырктык ж.б.
6. Сын атооч сан атооч сөздөрдө жалганып, түзүүчү негизге маанилеш зат атоочторду жасайт: сыпайылык, жакшылык, эффективдүүлүк, учулук, кырктык ж.б.

-лык мүчесү сын атооч сөздөрдү да жасайт. Анын кайсы сөз ылайык пайда болон. М: -ар// -ай (саргар, саргай) ж.б.

7. Кээ бирлери (-кана, -стан, -кер, -поз, -кеч) текстеш эмес бағыркумунө (сын атооч же зат атоочко) тиешелүү сөздөрдү жасагандыгы сүйлөм тутумунан белгилүү болот.

-лык сөз жасоочу мүчесүнүн кээ бир варианттары форма жасоочу -дык<sup>2</sup> (айкын өткөн чактын биринчи жак көптүк түрүн уюштуруучу) мүчесү менен тыбыштык жактан окшош.

Жогорку эмгекте. 132-133-б-р.

Б.Ө.Орзбаева. Сөз курамы. –Б.: Мектеп, 2000. 222-223-б-р.

С.Давлетов, С.Кудайбергенов. Азыркы кыргыз тили. Морфология. –Ф.: Мектеп, 1980. 9-б.

Кыргыз тилинин грамматикасы. Морфология. –Ф.: Мектеп, 1964. 248-б.

билдирет. М: ынтымакчылык, ортомчулук, пендечил<sup>ий</sup>: агай, эжей.  
 жигитчилик, апендицилик, дыйканчылык, орозочулук ж.б. алак: шапалак, жаталак.  
 -лаш// -даш (-деш, -дош, -дөш, -таш, -теш, -тош, -тоң<sup>ан</sup>: эрен, берен.  
 биримдик, жалпылык маанилерин туюндуурган зат атоас: белес.  
 сөздөрдү уюштурат. М: уялаш, бөтөлкөлөш, карындаш, жолдоғай: ыргай, карагай.  
 сырдаш, тагдырлаш, замандаш, курсташ, группалаш ж.б. тый: кудагый.  
 Сөздөрдүн тутумунан кезиккен -лаш// -даш формасындан: чырагдан:  
 баарын эле сөз жасоочу -лаш// -даш мүчөсү катары кароожын: кунажын.  
 болборт. Анткени кай бир сөздөрдүн курамындагы -лаш форкүр: түпкүр.  
 этиш жасоочу -ла жана кош мамилени уюштуруучу -ълак: тайлак.  
 мүчөлөрүнө ажыратылат. М: тазалаш (таза+ла+ыш), колдомак: ичмек, токмок.  
 (кол+ла+ыш), иштеш (иш+ла+ыш) ж.б. Ошондуктан мындуман: шайман, койчуман.  
 сөздөрдүн тазала, колдо, иште деген формалары да жумшамач: тилмеч.  
 берет. Ал эми сөз жасоочу -лаш мүчөсү уланган сөздөрдөттой: ажколтой, карасанатай.  
 лаш формасын -ла жана -ш деп ажыраттуу туура эмес. Ошна: жашылча, кызылча.  
 себептен андай сөздөр заманда, тагдырла, тилекчар: букачар, текечер.  
 формасында иштетилбейт. ык: томук, учук.<sup>1</sup>

## 2. Атооч сөздөрдөн зат атооч жасоочу аз өнүмдүү мүчөлөр:

-кана:<sup>\*</sup> түзүүчү негиз аркылуу туюндурулган нерсе туруу жана ал нерселерди таратуу, даярдоо, пайдалануу үч<sup>и</sup>. Этиш сөздөрдөн зат атооч жасоочу өнүмдүү мүчөлөр: арналган орун жайды, мекемени билдирген туунду зат ато

-ак// -ык (-ек, -ок, -өк, -ик, -ук, -үк, -к): түзүүчү негиз сөздөрдү жасайт. М: китеңкана, дарыкана, малкана, дааратка<sup>н</sup> туюндуурган кыймыл-аракеттик түшүнүктөр менен байланышы басмакана, ишкана ж.б.

-стан: түзүүчү негиз аркылуу туюндурулган зат мекендер<sup>күрөк</sup>, тозок, казык, тешик, ирик, бузук, түшүнүк, тоңкулдак, жер, административдик аймак маанисиндеги туунду зарсылдак, чырылдак, дүрүлдөк ж.б.

атоочтор жасалат. М: Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикста<sup>н</sup> -арман (-эрман, -рман): түзүүчү негиз туюндуурган кыймыл-гулустөн ж.б.

-поз: түзүүчү негиз аркылуу туюндурулган маани баларман, билерман, иштерман, окурман, сатарман ж.б. болгон, аны өнөр катары тутткан туунду зат атоочтор жасал<sup>т</sup>: -гы (-гу, -гү, -кы, -ки, -ку, -ку): негиз аркылуу берилген М: илимпоз, ашпоз, кумарпоз, өнөрпоз, маскарапоз ж.б.

-кер (гер), -кеч: түзүүчү негиз аркылуу берилген нерсе<sup>к</sup> кыймыл-аракеттин натыйжасында пайда болгон түшүнүктөрдүн

иштетүүгө жөндөмдүү маанисиндеги туунду зат атооч сөздөр<sup>т</sup>тарын билдирген зат атооч сөздөрдү жасайт. М: ачыткы,

пайда кылат. М: найзакер, зергер, айлакер, дарыгер, айыпке<sup>з</sup>зуку, уютку, сүзгү, чалгы, шыптыргы, сокку, тепки, көчкү ж.б.

күнөөкөр, калемгер, арабакеч, зыянкеч ж.б.

3. Атооч сөздөрдөн зат атооч жасоочу өнүмсүз мүчөлөр:

-ай: жубай, көкөй.

## Этиш сөздөрдөн зат атооч жасоочу мүчөлөр

Этиш сөздөрдөн зат атооч жасоочу өнүмдүү мүчөлөр: арналган орун жайды, мекемени билдирген туунду зат ато

-ак/-ык (-ек, -ок, -өк, -ик, -ук, -үк, -к): түзүүчү негиз сөздөрдү жасайт. М: турак, жатак, конок, жүрөк, бар зат атооч сөздөрдү жасайт. М: түзүүчү негиз туюндуурган кыймыл-аракетти аткарууга жөндөмдүү зат атооч сөздөрдү жасайт. М:

-арман (-эрман, -рман): түзүүчү негиз аркылуу берилген кыймыл-аракетти ишке ашырууда колдонулушу затты, же

М: илимпоз, ашпоз, кумарпоз, өнөрпоз, маскарапоз ж.б. -гы (-гу, -гү, -кы, -ки, -ку, -ку): негиз аркылуу берилген кыймыл-аракеттин натыйжасында пайда болгон түшүнүктөрдүн

иштетүүгө жөндөмдүү маанисиндеги туунду зат атооч сөздөр<sup>т</sup>тарын билдирген зат атооч сөздөрдү жасайт. М: ачыткы,

пайда кылат. М: найзакер, зергер, айлакер, дарыгер, айыпке<sup>з</sup>зуку, уютку, сүзгү, чалгы, шыптыргы, сокку, тепки, көчкү ж.б.

күнөөкөр, калемгер, арабакеч, зыянкеч ж.б.

-гын (-гин, -гун, -гүн, -кын, -кин, -кун, -күн): негиз аркылуу

туюндуурлган кыймыл аракеттке дуушар болгон зат атооч сөздөрдү жасайт. М: келгин, качын, туткун, ёткун, сүргүн ж.б.

-гыч (-гич, -гуч, -гүч, -кыч, -кич, -куч, -күч): түзүүчү негиз

билирдиген кыймыл-аракетти иштөөчү адамды же кыймыл-

<sup>\*</sup> Зат атооч жасоочу аз өнүмдүү -кана, -стан, (-устөн вариантын эске албаганда), -поз, кеч мүчөлөрүнүн башка вариантыры жок. Анткени алар эрчибес мүчөлөрдүн тобуна кирет.

аракетти иштөө үчүн керектелүүчү курал-жабдыктардын тарын билдириген зат атооч сөздөрдү жасайт. М: аткыч, жазғызирек анда уктап жаткан) жана атоочтуку уюштуруучу -ган туткуч, сызгыч, өчүргүч, ачкыч, кескич, семирткич, отургуч ж.б. -ын (ж.б.) мүчөлөрү. Бул мүчө төмөнкүдей түр маанидеги зат атооч сөздөрдү жасайт:

Аталган мүчө кай бир зат атооч (чай, эт, той ж.б.), сан атөркунуч, күйүнүч, өтүнүч, сагыныч, сүйөнүч (бир, эки, үч ж.б) сөздөр менен айкаша келген этиш сөздөр. жалганип, өлчөм, убакыт маанисиндеги сөздөрдү жасоого катышат. М: тай чабым, чай кайнатым, бир тилим ж.б. ошондоктомуш, Тилемиш, турмуш, уламыш, кылмыш, тарамыш, эле кээ бир сөздөрдүн ажырагыс бөлүгү болуп калгандары. Емиш ж.б. бар: үнөм, соом, ырым-жырым, көсөм ж.б.

-ма (-ме, -мо, -мө). Бул мүчөнүн жардамы аркылуу этекит ж.б. сөздөрдөн абстрактуу жана конкреттүү маанидеги (тапшырылганда) мүнөздөмө, байандама, сайма, түймө ж.б.), орун-жай мөнелкинчек, кемирчек, бөлчөк, түйүнчөк, эмчек ж.б. байланышкан (кабылдама, бөлмө, бастырма ж.б.) жана тамаштын аштын аттарын билдириүүчү (оромо, сүзмө, каттама ж.б.) аянчы, төшөнчү ж.б. атооч сөздөр жасалат. Ошондой эле –ым мүчөсү сыйяктын айрым бир сөздөрдүн курамынан ажыратып кароого болмыл атоочторду, ошону менен бирге зат атоочторду да турган (курмө, сурма, тасма) учурлары да кездешет. Омондай алат: согуш, уруш, талаш, конуш, батыш, чыгыш жайлоо, сүйүү, каттоо, сызуу, аштоо, жазуу, чийүү ж.б.

2. Этиш сөздөрдөн зат атооч жасоочу аз өнүмлүү мүчөлөр:

Этиш сөздөрдөн зат атооч жасоочу аз өнүмдүү мүчөлө негиз аркылуу туюндурган кыймыл-аракетке байланышы түрдүү маанидеги сөздөрдү жасайт. Алардын ичинде сө ажырагыс бөлүгү катары калыптанып калгандары да бар. /  
төмөнкүлөр:

-гак (-гек, -гок, -гөк, -как, -кең, -кок, көк): таңгак, туңгак, илгек, тайгак, баткак, соргок тұтқак ж.б.

-ган (-гөн, -кен, -көн): жараткан, тууган, чагылган, чалкан, туушкан, жууркан, көбүргөн, арпакен ж.б. Омо

калпы өткөн чакты уюштуруучу, -ган (Гүлкайыр кечээ келген, 35-йзирек анда уктап жаткан) жана атоочтукут уюштуруучу –ган 35-сайраган булбул, жүгүргөн бала ж.б.) мүчөлөрү.

-мак (-мек, -мок, -мөк): табышмак, жандырмак, жыдымак, үймак, каймак, сыйдырмак, оймок, кысмак, кайырмак, үймөк, бертмек, чекмек ж.б.

-ооч (-өөч): аныктооч, бышыктооч, жандооч, атооч, тирөөч, жөлөөч, кармооч ж. б.

-ыч// -нч, -ныч (-ич, -уч, -үч, -ч): кубаныч, жалыныч, токунуч, куйнуч, отунуч, сагыныч, сүйөнуч, таяныч, сүйөнуч

-мыш (-миш, -муш, -мүш): болмуш, жазмыш, кыдырмыш, доктомуш, Тилемиш, турмуш, уламыш, кылмыш, тарамыш, ысемиш ж.б.

-ыт (-ит, -ут, -үт, -т): жайыт, тоют, күйүт, көчөт, куут, чабыт, атекит ж. б.

ЧАК (-чек, -чок, -чөк): таңылчак, илинчек, көбүрчөк, аспанчек, комирчек, балычек, туйинчек, эмишек ж.б.

-чи (-чи, -чу, -чұ): жамынчы, жөлөнчү, сүйөнчү, сүйүнчү

-оо, -өө, -үү, -ыш (-иш, -уш, -үш -ш): мүнөздүү түрдөлдүймүл атоочторду, ошону менен биргө зат атоочторду даңасай алат: согуш, уруш, талаш, конуш, батыш, чыгыш, айлор суйүү каттоо сыйзүү аштоо жазуу чийүү ж.б.

Бул мүчөлөрдүн кыймыл атоочторду же зат атоочторду жасагандыгы төмөнкү белгилерине ылайык аныкталат:

. Зат атоочту жасаса, ал сөз кыймыл-аракетти, иш процессти билдирибестен, ар түрдүү нерселердин туруктуу аттарын абстрактуу же конкреттүү заттык түшүнүктөрдү билгизип эмне? деген суроого жооп берет: Шайлоо (эмне?) элибиздин бирдиктүүлүгүн, достук мамилесинин эң сонун көрсөткүчү болду. Ойлоо (эмне?) тил менен эң тыгыз байланышкан Беш-алты киши конуш түзөп жатат (К. Жан.).

Кыймыл атоочту жасаса, ал сез кыймыл-аракетти, иш процессин билдирет да, заттын заттын туруктуу атальшы боло албайт. Ошондуктан андай сөзгө эмне? деген суроос эмес, көбүнчө эмне кылуу? кантүү? деген суроолор берилет: Аны өкмөт башчылыкка шайлоо (эмне кылуу?) керек. Достор үчүн кыянатчылык ойлоо (эмне кылуу?) –барып турган

душмандык. Шаарга жүрүш уюштуруу (эмне кылуу?) милдеттенген. ж. б.

-ылга (-илге, -өлгө, --улга, -лга): камылга, демилге, жаса жөрөлгө ж.б.

3. Этиш сөздөрдөн зат атооч жасоочу өнүмсүз мүчөлөр:

- ага: улага, босого, иреге, кереге ж.б.
- ака: алақа, жарака.
- алак: жапалак, жаталак, көпөлөк.
- ан: бычан, жылан, калкан, чаян.
- анак: чыканак, көзөнөк, көрөнөк.
- аса// -аша: аласа, бересе, тубаса, борошо, чыгаша, кире тиеше.
- ач: көмөч.
- га: кабырга, омуртка, томого, өбөлгө.
- галак: кайкалак, сыйгалак, тайгалак.
- тылык: алгылык, көргүлүк, ичкилик.
- дык: калдык, тердик.
- й: куурай, куркулдай.
- жы: аралжы.
- ман: көчмөн.
- мач: тилмеч, жаңылмач, жандырмач.
- мжы: коромжу, сурамжы.
- оок: жасоол, кароол, тогоол, бөкөөл, чабуул, жортуул.
- оон: талоон, сүрөөн.
- та: байламта, барымта.
- ты// -ды: шашты, кысыр эмди.
- чык: кабырчык, үйрөнчүк.
- ы: соку:
- ыл: жыргал.
- ча: алымча, кошумча.
- ың: дүрбөлөң, козголон.

## Сын атооч сөздөрдүн морфологиялык жол менен жасалышы

### Атооч сөздөрдөн сын атооч жасоочу мүчөлөр

1. Атооч сөздөрдөн сын атооч жасоочу өнүмдүү мүчөлөр:  
-луу (-лүү, -дуу, -дүү, -туу, -түү): зат атооч сөздөргө уланып төмөнкүдөй маанидеги туунду сын атоочторду жасайт:
  - 1) Негиз аркылуу туюндурулган нерсенин аныкталгычта бар экенин белги катары көрсөтөт: акылдуу (бала)\*, тартиптүү (жигит), билимдүү (адам), адептүү (келин) ж.б.
  - 2) Негиз аркылуу туюндурулган нерсенин аныкталгычта көп, мол экендигин белги катары көрсөтөт: балалуу (үй), таштуу (жер), сүттүү (үй) ж.б.
  - сыз (-сиз, -суз, -сүз): -луу мүчөсүнүн антоними. Башкача айтканда, негиз аркылуу туюндурулган нерсеге аныкталгычтын ээ эместигин, анда жоктугун билдирет: акылсыз (акмак), баласыз (үй), адепсиз (кыз) ж.б.
  - лык (-лик, -лук, -лүк, -дык, -дик, -дук, -дүк, -тык, -тик, -түк, -түк): түзүүчү негиздин семантикасына жараша төмөнкүдөй туунду негиздерди жасайт.
    - 1) Убакыт, мезгилди туюндурулган сөздөргө жалганып, аныкталгычтын мезгилдик өлчөм, ченем касиетин билдирет: айлык (акы), жылдык (киреше), кыштык (отун) ж.б.
    - 2) Орун-аралык маанидеги сөздөргө уланып, аныкталгычтын ошого тиешелүү, таандык экенин туюннат: элеттик (жигит), шаардык (кыз), дүйнөлүк (жаңылыштар) ж.б.
    - 3) Аныкталгычтын эмнеге жарактуу, жөндөмдүү экендигин көрсөткөн сын атоочторду жасайт: көйнөктүк (кездеме), жаздык (буудай), комуздук (жыгач), курсук (иш), группалык (чогулуш) ж.б.
  - дай (-дей, -дой, -тай, -тей, -той): түзүүчү негиз менен аныкталгычтын ортосунда кандайдыр бир окшоштуктун бар экендигин белги катары көрсөткөн туунду сын атоочторду жасайт: балдай (таттуу), мончоктой (жаш), кенедей (акыл), теректей (бой) ж.б.
  - лаш (-леш, -лош, -лөш, -даш, деш, -дош, -дөш, -таш, -еш, -тош, -төш): бул мүчөнүн жардамы менен жасалган туунду маанидеги сөз заттын белгиси катары колдонулуп, тууганчылык, орундук,

жаш-курактык, пикирдештик, ортокоштук касиеттерди бе катары туюннат: аталаш (иним), айылдаш (жигит), клас (балдар), тилектеш (дос), санаалаш (курбу), сырдаш (кыз) төмөнкүдөй маанидеги сын атооч сөздөр жасалат.

-чыл (-чил, -чул, -чүл): түзүүчү негиз туюндурун нерсеге аныкталгычтын көбүрөөк жакын, жөндөмдүү, шың экендигин, адат болуп калгандыгын көрсөткөн сын атоочто, уюштурат: уйкучул (студент), эмгекчил (аял), ойчул (ага), баамчыл (жетекчи) ж.б.

-чан (-чен, -чон, -чөн): түзүүчү негиз туюнтурган зат аныкталгычтын белгиси катары көрсөткөн сын атоочто, жасайт: атчан (киши), майкечен (спортсмен), тончон (абыш), көйнөкчөн (келин), велосипедчен (бала) ж.б.

## 2. Атооч сөздөрдөн сын атооч жасоочу аз өнүмдүү мүчөлөр:

-гы// -кы (-ги, -гу, -гү, -ки, -ку, -ку). Бул мүчө аныкталгыч мезгилдик, мейкиндик, орундук касиеттерин көрсөткөн с атоочторду жасайт: кышкы (түн), ортоңку 9әшик0, үйдү (буюм), илимдеги (ачылыш), класстагы (окуя) ж.б.

-кер: Аныкталгычтын кулк-мүнөзүнө, сапатына кандайдыр буюмdu жакшы пайдаланган, өнөрдү мыкты өздөштүр касиеттерин билдириген туунду сын атооч сөздөрдү жаса боорукер (аял), ишкер (адам), найзакер (желдет) ж.б.

-кор: Аныкталгычтын кандайдыр бир нерсеге жакындыгын, өзүнө өнөкөт, адат катары пайдалангандык белгисин туюнтын сын атоочторду жасайт: сүткор (соодагер), мансап (адам), канкор (душман), дүйнөкор (аял) ж.б.

-поз: Аныкталгычтын кандайдыр бир ишти, өнөрдү кесип катыншада өздөштүргөндүгүн, анын адат болуп калгандыгын көрсөткөн билдириген туюндурат: ашпоз (аке), илимпоз (жигит), кумаржылтырак (көйнөк) ж.б.

## 3. Атооч сөздөрдөн сын атооч жасоочу өнүмсүз мүчөлөр:

-дар: кусадар (жүрөк), жарадар (жоокер), карыздар (киши) ж.б.

-ий// -ый: илимий (наам), тарыхый (дата), саясий (окуя) ж.б.

-дак: муздак (сүү), таштак (жол), кумдак (жер) ж.б.

-мар (-мер, -мор, -мөр): ишмер (аял), сөзмөр (жигит) какын (күйим) ж.б.

-аң (-ың, -оң, -өң): жашаң (чөп), картаң (адам), түзөң (жер), бошоң (жигит) ж.б.

-саак// -сөөк: баласаак (адам), өлөмсөөк (мамиле) ж.б.

-караак: оюнкараак (бала), балакараак (киши) ж.б.

-кел: эткел (жигит).

-өм: көркөм (чыгарма).

-гыл: киргил (сүү).

-тал: сезимтал (жүрөк) ж.б.

## Этиш сөздөрдөн сын атооч жасоочу мүчөлөр

### 1. Этиш сөздөрдөн сын атооч жасоочу өнүмдүү мүчөлөр:

-ма (ме, -мо, -мө): этиш сөздөргө уланып төмөнкүдөй маанидеги сын атооч сөздөрдү жасайт.

1) Аркылуу мамиледеги кыймыл-аракетти заттын белгиси катары көрсөтөт: дүүлүктүрмө (дары), ууктурма (дарт), ээликтирмө (адат), ж.б.

2) Туюк жана өздүк мамиледеги кыймыл-аракетти заттын белгиси катары көрсөтөт: эзилме (киши), ачылма (терезе), асынма (курал) ж.б.

3) Негизги мамиледеги кыймыл-аракетти заттын белгиси катары көрсөтөт: тордомо (коон), кыркма (кой), өрмө (кмчы) ж.б.

-ык (-ик, -ук, -үк): түзүүчү негизи туюнтурган кыймыл-аракетке дуушар болуудан келип чыккан натыйжаны аныкталгычтын убактылуу белгиси, каиети экендигин билдириген сын атоочторду жасайт: бузук (саат), ачык (эшик), жылтырак (көйнөк) ж.б.

-ынды (-нды, -инди, -унду, -үнду): түзүүчү негиз туюнтурган кыймыл-аракеттин натыйжасында аныкталгыч ээ болгон касиетти билгизет: жугунду (тамак), саркынды (сүү), урунду (буюм), уланды (мүчө) ж.б.

-гыс (-гис, -гусб -гүс, -кыс, -кис, -кус, -күс): түзүүчү негиз туюнтурган мааниге карама-карышы келген, аны танып, жокко чыгарган маанидеги сын атоочту жасайт: унутулгус (окуя), ажырагыс (жубай), катылгыс (душман) ж.б.

2. Этиш сөздөрдөн сын атооч жасоочу аз өнүмдүү мүчөлөр:  
-анак// -аанак (-ээнек, -оонок, -өөнөк): түзүүчү негиз туундурган кыймыл-аракетти жаныбарлардын белгү экендин көрсөткөн сын атоочторду жасайт: кабанак (ишиштенек (ат), тебенек (уй) ж.б.

-гыч (-гич, -гуч, -гүч): түзүүчү негиз билдириген кыймыл-аракетке аныкталгычтын жөндөмдүү экендин же ошого арна гандыгын, милдетин көрсөткөн сын атоочторду жасайт: көрсүкүч (апарат), аткыч (курал), көтөргүч (машина), сезгич (аял) ж.б. Эскертуү: аталган мүчөнү сын атоочтун басандама даражада уюштуруучу (форма жасоочу) –гыч (саргыч, бозгуч) мүчө менен ажырата билүү керек. себеби алар омоним мүчөлөр.

-ыңкы (-инки, -унку, -үнкү): негиз аркылуу туундурулган кыймыл-аракетке аныкталгычтын дуушар болгондук касиет билдириет: кубарыңкы (жүз), көтөрүңкү (үн), жүдөңкү (аял) ж.б.

-ыш (-уш, -ш): негиз аркылуу туундурулган маани менен аныкталгычтын ортосунда жалпылыктын, байланыштын биекендигин белги катары көрсөтөт: тааныш (киши), окшош (бук ж.б) омоними кош мамилени уюштуруучу –ыш (-иш, -уш, -үш, -мүчесү).

-чаак (-чээк): негиз аркылуу туундурулган абалга аныкталгычтын тез, чукул, ашыкча ооп кетме адатын, касиетин билгизет: урушчаак (бала), тарынчаак (кыз), эринчээк (жигит) ж.б.

3. Этиш сөздөрдөн сын атооч жасоочу өнүмсүз мүчөлөр:

-гыр (-гир, -гур, -гүр, -кыр, -кир, -кур, -күр): алгыр (куйткүр) ж.б.

-гак (-гек, -гок, -гөк): соргок (бала), тайгак (жер), тут (аял) ж.б.

-гач: кыйгач (кесинди).

-ын (-ин, -ун, -үн): агын (сүү), саан (уй) ж.б.

-ым (-им): ажырым (иш), бышырым (эт).

-коол: тоскоол (жер), ургаал (нерсе) ж.б.

-чук: үйрөнчүк (айдоочу), сүймөнчүк (бала).

-ар: жанар (тоо), кекэр (сөз).

-калак// -калаң: шашкалак// шашкалаң (адам), күйкөлөн (киши) ж.б.

-шык: кыйшык (көз).

-каак (-кээк): жабышкаак (чөп), илешкээк (желим) ж.б.

## Этиш сөздөрдүн морфологиялык жол менен жасалышы

### Атооч сөздөрдөн этиш жасоочу мүчөлөр

1. Атооч сөздөрдөн этиш жасоочу өнүмдүү мүчөлөр:  
-ла (ле, -ло, -лө, -да, -де, -до, -дө, -та, -те, -то, -тө):  
Төмөнкүдөй туунду маанидеги этиш сөздөрдү жасоочу активдүү мүчө.

1)Курал-жабдык, аспаб-шайман, буюм-тайым, материал, объектилик маанидеги атооч сөздөргө жалганып, алардын кыймыл-аракетти иштөө үчүн колдонулушун, пайдаланышын туундурган этиш сөздөрдү жасайт: арала, балтала, күрөктө, токмокто ж.б.

2)Процесстин аты же анын натыйжасы маанисиндеги атоочторго жалганып, аларды кыймыл-аракетке келтирүү маанисиндеги этиш сөздөрдү жасайт: ырда, ыйла, ымда, айыпта ж.б.

3)Белги, сын-сыпат, кебете-кепшир маанисиндеги атоочтордон ошондой түргө келтирилгендики, ошондой белгини иштеп чыгаргандыкты туунткан этиш сөздөрдү жасайт: эркеле, көктө, үймөктө, жамбашта, өбөктө ж.б.

4)Мезгилдик, мейкиндик маанисиндеги атоочтордон аларга байланыштуу этиш сөздөрдү пайда кылат: кыяла, кышта, эртеле, жээкте, талаала ж.б.

5)Негиз туундурган заттык түшүнүктөрдүн таасиринде болгондукту, аны башынан өткөргүндүкту туундурган этиш сөздөрдү уюштурат: ысыкта, суукта, ыланда ж.б.

6)Түзүүчү негиз туундурган нерсеге айландыруу, аны сүртүү, кошуу, аралаштыруу маанисиндеги этиш сөздөрдү жасайт: пулда, сомдо, көөлө, суула, сырда, майла ж.б.

7)Түзүүчү негиз туундурган нерседен арылтуу, тазалоо маанисиндеги этиш сөздөрдү пайда кылат: кылда, чөлдө, түктө ж.б.

8)Түзүүчү негиз туундурган чен-өлчөм боюнча иш-аракет жасоо маанисиндеги этиш сөздөрдү уюштурат: чөлекте, капта, карышта, метрле ж.б.

9)Түзүүчү негиз туундурган акыл-эс сезимин аракетке келтирүү маанисиндеги этиш сөздөрдү жасайт: ойло, аңда, кабылда ж.б.

10) Түзүүчү негиз туюнтурган диний, ырым-жырым кадалт түшүнүктөрү сыйктуу аракетте болуу маанисиндеги этиш сөздөрдү түзөт: айтта, тойло, кадырла, сыйла ж.б. -лан (-лен, -лон, -лөн, -дан, -ден, -дон, -дөн, тан, -тен, -тон). Бул мүчө да кыргыз тилинин азыркы этабында төмөнкүдүгүндү этиштерди жасоого активдүү катышат.

1) Негиз, туюнтурган абалга өткөн, ошого келтирилген маанидеги этиштерди туунтат: кусалан, тандасымыктан, үйлөн ж.б.

2) Белги маанисиндеги атоочтордон ошого дуушар болуутюнткан этиштерди жасайт: шерден, шаттан, шайырла жашылдан ж.б.

3) Затка мүнөздүү болгон белгинин пайда болгонду билдириген этиш сөздөрдү жасайт: түптөн, тамырла бутактан ж.б.

-лаш (-леш, -лош, -лөш, -даш, -деш, -дөш, -дош, -таштеш, -тош, -төш): эгерде -лаш формалуу (колдош, тазала иштеш ж.б.) туунду этиш сөздөрдүн -ла формасы менаяктаган (колдо, тазала, иште ж.б.) түрү жумшалса, ан аталган мүчө этиш жасоочу (-ла) жана кош мамиле (-ы мүчөлөрүнө ажыратылат. Ал эми -ла формасындагы (закон аманда, атаанда ж.б.) түрү жумшалбаса, 'анда жогорудагыда ла жана -ыш мүчөлөрүнө) ажыратылбастан, биргелеш иштөө, арекеттенүү маанисиндеги этиш сөздөрдү жасоочу бул мүчө катары эсептелинет. М: закондош, амандаш, атаанд ж.б.

-ык (-ик, -ук, -үк, -к). Мүчөсү өзү жалганган негиздеги запмааниге ылайык, ага байланыштуу келип чыккан кыймыз аракетти туюнтурган этиш сөздөрдү жасайт: демик, көзүк, кеч ж.б. Ал эми сан жана сын атооч сөздөрдөн бирин-экин га этиштик маанидеги сөздөрдү жасайт. М: бирик, тарык.

-сыра (-сире, -сүре, -суралы) мүчөсү төмөнкүдөй туундуну этиштерди жасайт.

1) Түзүүчү негиз билдириген нерсенин жоктугун сезүү жана эңсөө маанисиндеги этиш сөздөрдү пайда кылжалгызыра, этсире, тузсуралы, уйкусура, ыйламсыра ж.б.

2) Түзүүчү негиз туюнтурган нерсени жоготуу, андан ажыр маанисиндеги этиш сөздөрдү уюштурууга катышкансыра, жансыра, алсыра ж.б.

-сы (-си), -сын (-син) ар бири өз алдынча этиш жасоочу -нымдүү мүчөлөр катары каралып, төмөнкүдөй туунду маанидеги этиш сөздөрдү жасайт.

1) Өзүн түзүүчү негиз туюнтурган маанидегидей деп эсептөө, баалоо маанисиндеги этиш сөздөрдү түзөт: менеменсиси-менменсин, чеченси, мыктысы, өйдөсүн, көпсүн ж.б.

2) Түзүүчү негизи туюнтурган нерсени каалагандык, самагандык маанисиндеги этиш сөздөрдү жасоого катышат: жерси, өгөйсү, эрсин, көңүлсүн ж.б. Бул мааниси өнүмдүү эмес.

. Атооч сөздөрдөн этиш жасоочу аз өнүмдүү мүчөлөр:

-а (-е, -о, -ө). Бул мүчөнүн жардамы менен:

1) Түзүүчү негиз туюнтурган түшүнүкту кыймыл-аракеттик процесске катыштыруу маанисиндеги этиш сөздөрдү пайда кылат: сана, сына, күчө ж.б.

2) Мезгилдик, мейкиндик маанисиндеги сөздөрдөн ошого байланыштуу кыймыл-аркеттин болушун туюнтурат: түнө орно.

3) Табыш жана элес тууранды сөздөрдөн ошого ылайык пайда болгон этиштик маанидеги сөздөрдү жасайт: чатыра, шатыра, жаркыра ж.б.

-а (-ыр, -ор, -өр, -р). Бул мүчөнүн жардамы менен жасалган билдиригендикти, ошол маанидеги белгиге өткөндүктүү билдириет: агар, көгөр, кыскар ж.б.

-ай (-ей, -й). Бул мүчө да түзүүчү негиз туюнтурган кебетекепширге, формага айланган, ошого өткөн маанисиндеги туунду этиштерди жасайт: улгай (улук+ай), сокурай, кеңей, чоңай ж.б.

-ша (-ши, -шу): түзүүчү негизи туюнтурган түшүнүкту кыймыл-аракеттик түшүнүктө көрсөтөт: тыңша, быкшы, толукшу, какшы ж.б.

-ырка (-ирке, -урка, үркө) мүчөсү белги же процесстин атын билдириген атоочтордон ага дуушар болуу, аны башынан өткөрүү (субъектинин) маанисиндеги туунду этиш сөздөрдү жасайт: чочурка, жабырка, ташырка, күчүркө ж.б.

-ы (-и, -у, -ү) мүчөсү белгиги процесстин аты, натижасы маанисиндеги атооч сөздөрдөн туунду этиштерди түзөт: беки, курчу, таты, жору ж.б.

### 3. Атооч сөздөрдөн этиш жасоочу өнүмсүз мүчөлөр:

- ан: узан, оозан, тегерен.
- ат// -ыт: жогот, чаңыт.
- па// -пы: сыйпа, желпи.
- дық: ардық, сұрдұқ, соолук.
- са: сууса, эңсе, көксө. Бул мүчөнүн омоними этиш шарттуу ыңгайын уюштуруучу (форма жасоочу) –са мүчесү.
- чый: тикчий.
- чыла: көпчүлө.
- ча: курча.
- кар: эскер, уяткар, суугар, саргар ж.б.
- кан: муңкан, зааркан, чымыркан.
- ды: аңды.

### Этиштен этиш жасоочу мүчөлөр

#### 1. Этиштен этиш жасоочу өнүмдүү мүчөлөр:

- гансы (-генси, -гонсу, -гөнсү, -кансы, -кенси, -консу, -көнжаксансы, баскансы, кеткенси, бүткөнсү ж.б.
- гыла (-гиле, -гула, -гүлө, кыла, -киле, -кула, -күлө): койгу сыйгылв, тыткыла, тепкиле, чойгула ж.б.
- ла (-ле, -ло, -лө): кармала, термелө, онтоло ж.б.

#### 2. Этиштен этиш жасоочу аз өнүмдүү мүчөлөр:

- а: кура, бура, тая ж.б.
- ар: бышыр, тунар, чегер, чөгөр ж.б.
- ра: чачыра, кыйра, жайра, тантыра ж.б.
- жы: тамылжы, кубулжу, жылжы ж.б.
- на: жыйна, жайна, оона ж.б.
- шта: -ойгушта, оргушта, ыргышта ж.б.
- ала: кубала, тебеле, себеле ж.б.
- ка: жайка, чайка, чүмкө ж.б.
- лық: туттук, буулук, кыстық ж.б.

#### 3. Этиштен этиш жасоочу өнүмсүз мүчөлөр:

- ча: чапчы, өрчү, кыпчы.
- ба// -пы: арба, арбы, чарпы.

- кар: омкор, өткөр, көмкөр.
- кын: жуткун, жүткүн.
- ыт: коркут, үркүт.
- ық: көнүк, канық.
- ымсыра: күлүмсүрө, ыйламсыра ж.б.

### Табыш тууранды сөздөрдөн этиш жасоочу мүчөлөр

#### 1. Өнүмдүү мүчөлөр:

- ай (-й): бажырай, калдай, балчай, торсой ж.б.
- ый: балпый, тултуй, шалпый.
- ылда: бакылда, токулда, дүпүлдө ж.б.

#### 2. Аз өнүмдүү мүчөлөр:

- а: даңгыра, жалтыра, жаркыра ж.б.
- ши: шаңшы, кыңшы, шапшы ж.б..
- ла: эрбенде, сербенде жалпанда ж.б.

#### 3. Өнүмсүз мүчөлөр:

- са: жаңса.
- сый: үксүй.
- шый: түкшүй, быкшый.
- кыр: бышкыр, каткыр, кошкур.
- ан: жалтан.

### Тактооч сөздөрдүн морфологиялык жол менен жасалышы

Жогоруда айтылган сөз түркүмдөрү сыйктуу эле орфологиялык жол менен жасалган туунду тактоочтор да бир ж.п. Алар тактооч жасоочу атайын мүчөлөрдүн жардамы менен ит атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч жана тактооч сөздөргө алганусу аркылуу уюшулуп, туунду маанидеги сөздөрдү жасайт.

#### Тактооч жасоочу өнүмдүү мүчөлөр:

- ча (-че, -чо, -чө) биринчиден, зат атооч жана ат атооч здөргө уланып, түзүүчү негиздин кыймыл-аракетине

окшоштуруу же сан-өлчөмдүк салыштыруу маанисинdegи түн  
тактоочторду жасайт.М: кыргызча (сүйлө), баатырча (качы  
сизче (булуу), ошончо (китеп) ж.б. ,Экинчиден, мез  
тактоочторго жалганып, кыймыл-аракетти түзүүчү нэ  
туюнтурган мезгил менен чектелээрин туюнктан тактоочто  
түзөт: бүгүнчө (туратур), эртеңче (айтпайтур) ж.б.Кээ  
тактоочторго –ынча түрүндө жалганат: азырынча.

-сын (-син, -сун, -сүн): -гы мүчөлүү туунду сын атоочтордоң згилдик маанини билдириген туунду тактоочторду уюштуратынын түнкүсүн, жазгысын, кечкисин ж.б.

92 Тактооч жасоочу аз өнүмдүү мүчөлөр:

окшоштуруу же сан-өлчөмдүк салыштыруу маанисинdegи түткөн таатоочторду жасайт. М: кыргызча (сүйлө), баатырча (качынчи), сизче (булуу), ошончо (китеп) ж.б. , экинчилен, мезилдиң таатоочторго жалганип, кыймыл-аракетти түзүүчү түюндурган мезгил менен чектелээрин туюнтаркан таатоочтор түзөт: бүгүнчө (туратур), эртеңчө (айтпайтур) ж.б. Кээдеги таатоочторго –ынча түрүндө жалганат: азырынча.

-лап (-леп, -лоп, -лөп, -дап,-деп,-доп,- дөп). Бул мезгилдик маанидеги зат атооч сөздөргө уланып, кыймыл-аракеттин аткарылыш мезгилин, таатооч сөздөргө жалганат: кыймыл-аракеттин кантип иштелиш өзгөчөлүгүн туюнтуунду таатоочторду жасайт: күндөп, жылдап, эртелеп, тезжаз-аздап ж.б. Мындай таатоочторду этиш жасоочу -ла жакчылдын -ып мүчөсү уланган этиш сөздөрдөн ажырылар кароо талап кылынат. Эгерде -лап формасы менен аяктанып -п (-ып) формасы жалганбаган түрү да жарамдуу болганда бул форма (-лап) эки башка (-ла этиш жасоочу, чакчыл) мүчө катары карапат. М: аралап-ара+ла+ып, аралап-ара+ла+ыш, араласа-ара+ла+са ж.б. Ал эми -лап форма сөздүн аяккы п тыбышын түшүрүп колдонуу жараксыз болгондуктан тиешелүү грамматикалык категория менен өзгөрбөлгөндейдеги таатоочтор туунду таатоочтор сыйактуу карапат. М: түнүн күндөп, суткалап ж.б.

-чылап (-чилеп, -чолоп, -чөлөп, -чулап, -чүлөп). Бул мадда зат атооч жана ат атооч сөздөргө жалганат. –ча мысияктуу туунду тактоочторду жасайт: орусчалап, Назгүлчүйөзүбүзчөлөп ж.б.

-лай (-дай, -дей, -дой, -дөй, -тай): мезгилдик маанидеги атооч сөздөргө жалғанып, кыймыл-аракеттін мезгил өлчөмдүк маанисин туондурған туунду тактоочторду пакылат. М: қыштай, жайлай, жаздай ж.б. Аталган мүчө формалық жактан этиш жасоочу –ла жана чакчыл –й мүчө менен аяктаган этиш сөздөргө окшош. Алардың чакчыл этиш тактооч экендиги жогорудагы –лап мүчөсү менен аяктады.

-чалық (-челик, -чолук, -чөлүк) мүчөсү зат атооч жан атооч сөздөрдөн жогорку маанидегидей туунду маани тақтоочторду жасайт: адамчалық, Эжечелик, сенче ошончолук, өзүнчөлүк ж.б.

-лата: зат атооч сөздөргө жалганып, алардын маанисине  
айык кыймыл-аракеттин кантип, кандай амал-ық менен ишке  
кандыгын туюндарған туунду тактоочторду, сын атооч  
дөргө жалганып, кыймыл-аракетти түзүүчү негиз аркылуу  
ондарған белги боюнча мүнөздөгөн туунду тактоочторду  
соого катышат: акчалата, эгиндете, кыштата, улуулата  
үүлөтө ж.б.

чакчылдын -ып мүчөсү уланган этиш сөздөрдөн ажырылғанда кыргыз тилинин кээ бир диалектлеринде жолугуучу -ындасы кароо талап кылышат. Эгерде -лап формасы менен аякташада дөсү) мүчөсү: жайындасы, кышындасы, түндөсү ж.б. сөздөр этишке тийиштүү грамматикалық категориялар менен өзгөрүп -п (-ып) формасы жалганбаган түрү да жарамдуу болз. Өнүмсүз мүчөлөр.

-ата: кыдырата.  
-та: жандата, узата.

# Тактоочтордун сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдө туруп жасалышы

Кээ бир жөндөмө (барыш, жатыш, чыгыш) мүчөлөрү да  
роочтук уңгуларынын ажырагыс бүтүндүгүнө айланып,  
орфологиялык жол менен жасалган туунду тактоочторго сөз  
соочу каражат боло апат.

- 1)Барыш жөндөмө (-га) формасындағы туунду тактоочтор: алга, бекерге, күчкө, зорго, жылына ж.б.

2)Жатыш жөндөмө (-да) формасындағы туунду тактоочтор: кәэде, алдыда, мурда, эзелде ж.б.

3)Чыгыш жөндөмө (-дан) формасындағы туунду тактоочтор: азыртан, абалтан, эзелтен, жанатан ж.б.

4)Байыркы курал жөндөмө (-ын) формасындағы туунду тактоочтор: акырын, кечкурун, тымызын, кышын ж.б. Ошондой эле бир нече жөндөмө мүчөлөрүнүн кабатталып келишинен улам жасалған туунду тактоочтор да бар.

1)Жатыш жана чыгыш жөндөмө (-да, -дан) формасындағы туунду тактоочтор: мурдатан, баштатан, илгертеден ж.б.

2) Байыркы барыш жана чыгыш жөндөмө (-ры, формасындағы туунду тактоочтор: арытадан, берите ж.б.

3) Байыркы барыш жана жатыш, чыгыш жөндөмө (-ры, ~~айкалыштырып~~, бир бүтүндүкке келтируү аркылуу кийинки дан) формасындағы туунду тактоочтор: берите(башка лексикалық маанидеги) туунду маанидеги сөздөрдү арытадан, ичкеритеден ж.б.

4) Байыркы барыш жөндөмө (-гару) формасындағы тұталаат. тактоочтор: илгери, тышкары ж.б.

5) Байыркы барыш жана чыгыш жөндөмө (-гары, ~~эсүмдүк~~) сөзү: ат (жылкы маанисінде) жана кулак (угуу органы) формасындағы туунду тактоочтор: илгертеден, жогортеген еки башка лексикалық маанидеги сөздөрдүн, таш бака ж.б.

## СӨЗ ЖАСООНУН СИНТАКСИСТИК ЖОЛУ

Тилдеги еки же андан ашык сөздөрдү синтаксистик жактан жасоо сөз жасоонун синтаксистик (аналитикалық) жолу деп

М: ат кулак (жалбырагы кууш тартып кеткен жапайы) сөздөрдүн, таш бака (аркы буттары секириүүгө ылайык узун, зууда жана кургакта жашоочу жаныбар) сөздөрүнүн синтаксистик жактан айкашып, бир бүтүндүкке келишинен улам касалган.

Сөз жасоонун бул ыкмасынын «синтаксистик жол» деп әталышы сөздүк курамдық бир топ сөздөр бири-экинчиси менен синтаксистик байланышта түзүлгөндүгү, «аналитикалық» деген терминдин кошулуп айтылышы, аларды өз ара ажыратып киберүүгө мүмкүн болгон еки же андан көп сөздөрдөн касалғандығы менен түшүндүрүлөт. Ушул еки кырдаал бул жол менен жасалған сөздөрдү «татаал сөздөр» деген термин әталышын жана сөз жасоо предметинин синтаксис бөлүмү да ығыз байланышта экендигин шарттайт. Андыктан татаал сөздөрдүн жасалыш табияты жөнүндөгү түшүнүктүн терең болушу үчүн синтаксистик байланыштар (тең жана багының) уурулуу билимдин да бек болушу зарыл.

Синтаксистик тең байланыш – тилдеги коммуникативдик сана номинативдик каражаттардың бирдей укукта келип, ири-экинчисине көз каранды болбой айкашуусу.

Бул байланыш татаал сүйлөмдүн тутумундагы бирдей аяndoочтук түзүлүштө келген жөнөкөй сүйлөмдөрдүн, бир ңчөй мүчөлөрдүн ортосунда гана болбостон бирдей укукта елген бир сөз түркүмүндөгү сөздөрдүн ортосунда да болот. актап айтканда, ушул байланыш менен кош сөздөр жасалат. М: й (адамдар жашаган тұрак жай) жана бүлө (үй эссиин агуусундагы, карамагындағы адамдар) деген зат атооч сөз түркүмүндөгү, тең укуктуу сөздөрдүн өз ара синтаксистик тең

байланышта айкашуусунан улам үй-бүлө (үй ээси жана карамагындагы адамдар) деген кош сөз пайда болот.

Кош сөздөр бир сөз түркүмүнө кирген маанилеш (бодо мал, кептакыя, жарыш сөз ж.б.), таандык (тоо гүлү, шайлос ата-эне, оюн-кулку, той-тамаша), карама-каршы (узун-комиссиясы, окуу жылы, бирдин айы ж.б.), башкаруу (кумбайдо-төмөн, ысык-суук ж.б.), кайталанма (көп-көп, бара-карама, көз сал, жан талаш, кыз куумай, тыйын эңмей ж.б. он-он, чөлөк-чөлөк ж.б.) маанидеги сөздөрдөн уюшколдору аркылуу жасалган сөздөр да бир топ. Мындай сөздөр Жазууда түгөйлөрү ар дайым дефис менен ажыратылат.

Кайталанма маанидеги кош сөздөрдүн бир түгөйүүттөлүк жүрөт. Кайталанма маанилүү (өз алдынча турганда лексикалык маани түркүмдөрүнүн албаган) болушу да мүмкүн. Андай түгөйүү ар дайым берүүчү түгөйүнөн кийин турат. Эгер маани берүүчү түгөйүү башкы түгөйүү үнсүз болсо, кайталанып айтылганда алтыбыш «м, п, с» тыбыштарынын бирөө менен алмашылысой, сарай-марай, кол-пол ж.б.), эгер башкы тыбыштыбыш болсо, кайталанып айтылганда «м, п, с» тыбыштарынын бирөө кошулуп (алма-салма, отун-мотун, ош-пош колдонулушунан улам жасалат. Бул ык кыргыз түркмекшик (айрыкча оозеки кепте) күчтүү өнүккөн.

Ал эми жогорку ыкма менен жасалбаган кош сөздөр маани бербеген түгөйлөрү текстеш тилдерде маани берүү катары колдонулут. М: кыз-кыркын: кыр- байыркы кыргыз уйгур тилинде «кыз», кир-кок: кок- якут, алтай, тилдеринде «кир», жоорук-жоосун: жоосун-монголчо «бала-чака: чака-туркмөнчө бала ж.б.

**Синтаксистик багының байланыш** – түркмеништеги номинативдик жана коммуникативдик бирдиктердин экинчисине көз каранды мамиледе туруп айкалышы.

Бул байланыш менен татаал сүйлөмдүн тутумундагы экинчисине көз каранды абалдагы жөнөкөй сүйлөмдөр эркин сөз айкашынын түгөйлөрү гана тутумдашпастан, түркүмүндөгү же ар башка сөз түркүмүндөгү экиден кем сөздөр да тутумдашып, башка лексикалык маанини билди. Туунду сөздөр жасалат. М: Республикасыздагы башоочулардын кыргыз тилинде сүйлөп, аны сыйла каалайт элем. Бул сүйлөмдөгү белгиленген сөздөрдүн ар өз алдынча сөз эмес. Алар синтаксистик багының байланышкан, бир суроого жооп берген, тутумунда бир мүчөлүк милдет аткарған, бир бүтүн сөз эсептелет.

Ошентип тилибиздин сөздүк курамында синтаксистик багының байланыштын ыкташуу (карачыйырчык, алпкаракуш) (бодо мал, кептакыя, жарыш сөз ж.б.), таандык (тоо гүлү, шайлос өйдө-төмөн, ысык-суук ж.б.), кайталанма (көп-көп, бара-карама, көз сал, жан талаш, кыз куумай, тыйын эңмей ж.б. он-он, чөлөк-чөлөк ж.б.) маанидеги сөздөрдөн уюшколдору аркылуу жасалган сөздөр да бир топ. Мындай сөздөр сошмок жана кыскартылган сөздөр деген терминдер менен Жазууда түгөйлөрү ар дайым дефис менен ажыратылат.

Жыйынтыктап айтканда, кыргыз тилинин лексикасынын албаган) болушу да мүмкүн. Андай түгөйүү ар дайым берүүчү түгөйүнөн кийин турат. Эгер маани берүүчү түгөйүү башкы түгөйүү үнсүз болсо, кайталанып айтылганда алтыбыш «м, п, с» тыбыштарынын бирөө менен алмашылысой, сарай-марай, кол-пол ж.б.), эгер башкы тыбыштыбыш болсо, кайталанып айтылганда «м, п, с» тыбыштарынын бирөө кошулуп (алма-салма, отун-мотун, ош-пош колдонулушунан улам жасалат. Бул ык кыргыз түркмекшик (айрыкча оозеки кепте) күчтүү өнүккөн.

### Зат атооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы

Эки же андан ашык негиз сөздөрдүн синтаксистик багынынан улам жасалган зат атооч сөздөр синтаксистик аналитикалык) жол менен жасалган зат атооч сөздөр болот. Алар зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш, тактооч ууранды жана сырдык сөз түркүмдөрүндө кезедешет.

Татаал зат атооч сөздөр синтаксистик тең байланышта жана багының байланышта жасалгандыгына карай: кош, башка ошмок жана кыскартылган зат атооч сөздөр деп да аташат.

**Кош зат атоочтор** – эки түгөйүү тең зат атооч сөз түркүмүнө иешелүү болуп, синтаксистик тең байланышта жасалат. М: атака, күч-кубат, илим-билим ж.б.

Кош зат атооч сөздөр тутумундагы түгөйлөрүнүн морфологиялык курулушуна, алардын өз алдынча турганда эркин сөз айкашынын түгөйлөрү гана тутумдашпастан, бианалик карым-катышына карай төмөнкүдөй түзүлүштөр сөздөр да тутумдашып, башка лексикалык маанини билди. Түгөйлөрүнүн морфологиялык курулушу боюнча:

- 1) Ар бир түгөй тубаса түрүндө турган кош зат атоочтор: эжесинди, ага-ини, ал-күч ж.б.
- 2) Түгөйлөрүнүн бири тубаса, экинчи туунду түрдө турган кош зат атоочтор: айыл-кыштак, жоро-жолдош, аң-сезим ж.б.

3) Эки түгөйү төң туунду түрдө турган кош зат атооч зордук-зомбулук, алымча-кошумча, кыйкырык-өкүймо-чийме, агыйын-тууган ж.б.

## 2. Түгөйлөрүнүн берген лексикалык маанисine карай:

1) Эки түгөйү төң өз алдынча турганда лексикалык ма туунткан кош зат атоочтор: эл-журт, ата-бала, короо-өнөр-кесип ж.б.

2) Түгөйлөрүнүн бири өз алдынча турганда лексикалык ма туунта албаган (сыңар маанилүү) кош зат атооч абысын-ажын, бала-бакыра, жер-жебер, бала-чака, кир ж.б.

3) Эки түгөйү төң өз алдынча туранда лексикалык ма туунта албаган кош зат атоочтор: чуру-чуу, опур-топур быз ж.б.

## 4. Түгөйлөрүнүн маанилик катышына карай:

1) Түгөйлөрү бири-бири менен маанилеш (синоним) карым-катышта келген кош зат атоочтор: күч-кубат, күлкү, ийдиш-аяк, эл-журт ж.б.

2) Түгөйлөрү бири-бири менен карама-карышы (антоним) катышта келген кош зат атоочтор: күн-түн, кыз-жигит, душман, чоң-кичине ж.б.

3) Кайталанма маанидеги кош зат атоочтор: үйүр-үйүр, чака, кыз-кыркын, чай-пай ж.б.

4) Окшош текке кирген эки сөздүн айкашынан турган кош атоочтор: сакал-мурут, алма-өрүк, казан-аяк, ичек-кәкол-бут ж.б.

**Кошмок зат атоочтор**- синтаксистик багының байланыштын аркылуу эки же андан ашык сөздөрдөн жасалган зат а сөздөр.

Мындай зат атооч сөздөр түгөйлөрүнүн багын байланыштын жолдору аркылуу тутумдашына төмөнкүдөй түзүлүштө жасалат:

1) Түгөйлөрү өз ара ыкташуу байланыш аркылуу түркеме, карачайырчык, ташбака, алпкаракуш, төөтикен, кайын ж.б.

2) Түгөйлөрү бири-экинчисине таандык байланышта туруп жасалат: тоо гүлү, шайлоо комиссиясы, төрөт үйү, эмгек акы, окуу жылы ж.б.

3) Түгөйлөрү өз ара башкаруу байланышында туруп уюшулат: күн карама, тыйын эңмей, кыз куумай, балта жутар, баш кесер ж.б.

Тутумундагы сөздөрдүн сөз түркүмдүк белгиси боюнча:

1) Жалаң зат атооч сөздөрдүн айкашынан жасалат: өнөр жай, бакажалбырак, аткулак, көзайнек, колсаат, колчатыр, Булакбашы ж.б.

2) Сын атооч жана зат атооч сөздөрдүн айкашынан турат: Кызылкыя, Карабулак, Көкташ, Аюкар, Карадөбө, боз үй, сары май, сокур ичеги ж.б.

3) Сан атооч жана зат атооч сөздөрдүн айкашынан уюшулат: Тогузбулак, Минжыгач, Жетиөгүз, кырк аяк, төрт түлүк, Учкоргон, жети ата, үч бурчтук ж.б.

4) Этиш жана зат атооч сөздөрдүн айкашынан жасалат: балта жутар, баш кесер, тыйын эңмей, кыз куумай, Жолболду ж.б.

5) Жалаң этиш сөздөрдүн айкашынан турат: Сатыбалды, Тилебалды, Таабалды ж.б.

Кыскартылган зат атоочтор – Кыскартылган сөздөр толугу менен зат атооч сөздөргө тиешелүү болот. Алар төмөнкүдөй жолдор аркылуу уюшулат:

1) Баш тамгаларын сактап кыскартуу аркылуу: БУУ (Бириккен Улуттар Уюму), СГЭИ (Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту), КГПИ (Кызылкыя гуманитардык-педагогикалык институту), МАИ (Мамлекеттик авто инспекция) ж.б.

Биринчи сөз толук, кийинкилеринин биринчи тыбыштарын сактап кыскартуу аркылуу: ОшМУ, Кыргыз ТВ.

Ар бир түгөйүнүн биринчи муунун сактап кыскартуу аркылуу: гумфак, филфак, боршайком, раймаг ж.б.

Алгачкы сөзүн толук, кийинкилеринин биринчи муундарын сактап кыскартуу аркылуу: Кыргыzmамбас ж.б.

Биринчи сөзүнүн алгачкы муунун, кийинкилеринин биринчи тыбыштарын сактап кыскартуу аркылуу: БатМУ, ЖамУ ж.б.

## Сын атооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы

Экиден кем эмес сөздөрдүн синтаксистик айкашы түзүлүп, сын атоочтук грамматикалық табиятка ээ бол сөздөр-синтаксистик жол менен жасалган, башкача айткан татаал сын атооч сөздөр деп аталат. Алар кош жана кошмок тибинде болот.

**Кош сын атоочтор – грамматикалық табияты жагынан** атоочтук өзгөчөлүккө ээ болгон кош сөздөр: кызыл-тазыл, са кызыл, илим-билимдүү, алдуу-күчтүү ж.б.

Кош сөз тибиндеги сын атооч сөздөр да түгөйлөр морфологиялық курулушуна, алардын өз алдынча турга лексикалық маани туюнтуу мүмкүнчүлүгүнө жана бири-экинчүү менен (түгөйлөрүнүн) болгон маанилик катышына табиятына жооп берген кошмок сөздөр. М: каракүрөң, алакызыл, жәэрдекашка, нур чырайлуу, ак жүздүү ж.б. Мындай ын атооч сөздөр көбүнчө төмөнкү сөз түркүмдөрүнөн жасалат.

### 1. Түгөйлөрүнүн морфологиялық курулушуна карай:

- 1) Эки түгөйү төң тубаса сөз түрүндө болгон кош атоочтор: сары-кызыл, ак-кара, чоң-чоң, жоон-ичке ж.б.
- 2) Түгөйлөрүнүн бири тубаса, экинчиси туунду түрүндөгү сын атоочтор: акыл-эстүү, илим-билимдүү, тааг тарбиялуу ж.б.
- 3) Эки түгөйү төң туунду сөздөрдөн түзүлгөн кош атоочтор: ачык-айрым, күүлүү-күчтүү, үйлүү-жайлуу, ү сөзсүз ж.б.

### 2. Түгөйлөрүнүн берген лексикалық мааницине карай:

- 1) Ар бир түгөйү жеке өз алдынча мааниге ээ болгон кош атоочтор: акыл-эстүү, ак-кара, сары-кызыл, ачык-айрым ж.б.
- 2) Түгөйлөрүнүн бири жеке өз алдынча мааниге ээ бол сөздөрдөн жасалган кош сын атоочтор: эски-куску, кы тазыл, майда-чүйдө, оной-олтоң ж.б.
- 3) Эки түгөйү төң жеке өз алдынча турганды лексикалық маани туюнта албаган сөздөрдөн түзүлгөн кош атоочтор: өңгүл-дөңгүл, адыр-будур ж.б.

### 3. Түгөйлөрүнүн маанилик карым-катышына карай:

- 1) Түгөйлөрү бири-экинчиси менен синонимдик катышта болгон кош сын атоочтор: өңдүү-түстүү, акыл-эстүү, илим-билимдүү ж.б.
  - 2) Түгөйлөрү антонимдик катышта болгон кош сын атоочтор: ак-кара, улуу-кичүү, жакшы-жаман, арык-семиз ж.б.
- Кош сын атоочтор бир эле сын атооч сөздүн төмөнкүдөй зөгөчөлүктө кайталанып колдонулушу менен да жасалат.
- 1) Бир эле сын атооч сөздү өзгөрүүсүз кайталоо аркылуу: бийик-бийик, кызыл-кызыл, жылуу-жылуу ж.б.
  - 2) Бир эле сын атооч сөздү анча-мынча фонетикалық өзгөртүү менен: кызыл-тазыл, чала-була, арык-торук ж.б.
- Кошмок сын атоочтор- сын атоочтун грамматикалық менен (түгөйлөрүнүн) болгон маанилик катышына табиятына жооп берген кошмок сөздөр. М: каракүрөң, алакызыл, жәэрдекашка, нур чырайлуу, ак жүздүү ж.б. Мындай ын атооч сөздөр көбүнчө төмөнкү сөз түркүмдөрүнөн жасалат.

- 1) Бардык түгөйлөрү сын атооч сөздөрдөн болот: жашыл ала, кочкул кызыл, кара кашка, каратору ж.б.
- 2) Сын атооч менен зат атоочтон түзүлөт: ак көңүл, кара көз, кара мүртөз, ичи кара, ачык көңүл ж.б.
- 3) Зат атооч менен зат атоочтон жасалат: жылкы мүнөз, кас таман, бүркүт кабак ж.б.
- 4) Сын атоочтун (кәэде башка сөздөржүн да) –луу мүчөсү уланган сын атооч сөздөрдүн айкашынан уюшулат: кен далылуу, узун бойлуу, атыр жытуу, нур жүздүү ж.б.
- 5) Зат атооч жана эсептик сан атоочтордун –лык мүчөсү уланган сөздөр менен айкашынан түзүлөт: үч күндүк, эл аралык, бир жылдык, курстар аралык ж.б.

## Сан атооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы

Экиден кем эмес сөздөрдүн синтаксистик айкашынан жасалып, сан атоочтук грамматикалық касиетке ээ болгон сөздөр синтаксистик жол менен жасалган, башкача айтканда, татаал сан атооч сөздөр деп аталат. Алар негизинен жөнөкөй ир, эки, үч, төрт, беш, алты, жети, сегиз, тогуз, он, жыйырма, уз, кырк, элүү, алтымыш, жетимиш, сексен, токсон, жүз, мин,

миллион, миллиард) сан атоочтордун айкалышынан жөнөкөй же татаал сан атооч сөздөрдүн башка (чакты, чамаз, ашуун, ашык, көп, кем, ашар-ашпас, жакын, жуук, жетер-жетпе, сан, түмөн) сөздөр менен айкалышынан жасалып, кош жана кошмок сөз тибинде болот.

**Кош сөз тибиндеги сан атоочтор:** он-он, беш-алтын, беш-бештен, бештен-бештен, үч жүз-төрт жүз, төртөө, беш-алтоо, алтоо-жетөө, бирин-экин, мин-миндегендеп аталат. М: коң берди, тартып бара жатат, көз сала жүр, Кошмок сөз тибиндеги сан атоочтор:

- 1) Синтаксистик багыныңкы байланыштын таандык алдынча алып кароого болбайт. Айтсак: Мен өкүмөттүн ишин аркылуу жасалат: жетинин бири, миндин экиси, секөзаткарып жүрөм (Т. Сыд.) деген мисалдагы «аткарып жүрөм» сегизи ж.б.
- 2) Синтаксистик багыныңкы байланыштын башкаруу милдетин жүрөм) кароого болбайт. Сөзсүз түрдө толук (Мен аркылуу жасалат: онго жакын, бештен төрт, минден ажылдуу жетпеген ж.б.
- 3) Синтаксистик багыныңкы байланыштын ыкташуу аркылуу жасалат: он жети, бир мин тогуз жүз токсон он мин түмөн ж.б.

### Ат атооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы

Азыркы кыргыз тилиндеги төмөнкү ат атооч синтаксистик жол аркылуу жасалган.

- 1) Эз алдынча колдонулбаган «ар» тыбыштык форманы менен ким, нерсе, кандай, бир сөздөрүнүн айкашын заттык же башка түшүнүктөрдү тобунан ажыра көрсөткөн ар ким, ар нерсе, ар кандай, ар бир д аныктама ат атоочтор жасалат.
- 2) «Эч» таңгыч бөлүкчөсүнүн сурама ат атоочтор, не убакта деген сөздөр жана эз алдынча сөз кат колдонулбаган теме, темке, тенке, теке тыбыш формалары менен айкалышынан улам эч ким, эч качаң кайсыл, эч кандай, эч нерсе, эч убакта, эчтемке, эчте эчтеке деген өндүү таңгыч ат атоочтор жасалат.
- 3) Алда, бирөө, бир, сөздөрүнүн ким, кимдир, не кандайдыр, кээ, кай, качан, кандай деген сөздөр менен айкалышынан алда ким, кимдир бирөө, кандайдыр бир нерсе, кээ бир, кай бир, алда кандай, алда качан, кайдан сыйктуу белгисиз ат атоочтор жасалат.

### Этиш сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы

Эки же андан көп этиш сөздөрдүн өз ара же атооч жана тууранды сөздөрдүн этиш сөздөр менен айкалышынан жасалып, этиштик грамматикалык табиятка ээ болгон сөздөр төртөө, беш-алтоо, алтоо-жетөө, бирин-экин, мин-миндегендеп аталат. М: коң берди, тартып бара жатат, көз сала жүр, жарк эт, чу де ж.б. Мындай этиш сөздөрдүн түгөйлөрүн өз аркылуу жасалат: жетинин бири, миндин экиси, секөзаткарып жүрөм (Т. Сыд.) деген мисалдагы «аткарып жүрөм» татаал этишинин түгөйлөрүн өз алдынча алып (Мен өкүмөттүн ишин аркылуу жасалат: онго жакын, бештен төрт, минден ажылдуу жетпеген ж.б.) дайым кошмок сөз тибинде жолугат. Кайсыл сөз түркүмүндөгү сөздөрдүн айкалышынан жасалгандыгына ылайык төмөнкүдөй ч топко бөлүнөт:

- 1) Этиш түгөйлүү татаал этиштер – жалаң этиш сөздөрдүн синтаксистик айкалышынан жасалган этиш сөздөр. Андай этиш сөздөрдүн биринчи түгөйү ар дайым чакчыл -а, -е, -й, -ып, -ганы формасында болуп негизги этиш функциясын аткарат. М: кошуп жүр, тосуп чык, иштеп тап, коюп кой, турup тур, ала жат, ырдал кое берди карап отурушту, көрө жатарбыз, айта коюп жүр, жайылып отур, уктап кетет, басып кетет, барганы жүрөт, сүйлөгөнү жатат ж.б.
- 2) Атооч түгөйлүү татаал этиштер – биринчи түгөйү атооч сөздөрдөн, кийинки түгөйү жардамчы (ал, ас, бак, бас, бер, бол, жазб жай, как, кал, кел, кеч, кой, сай, сал, тайб тарт, түш, чал, чек, чык) этиштерден болгон татаал этиш сөздөр: дем ал, казан ас, баш бак, сүр бас, жол бер, адам бол, ачууну жаз, сабатсыздыкты жой, четке как, уятка кал, кепке кел, жандан кеч, кол кой, байге сай, добушка сал, анттан тай, ишке тарт, изине түш, жол чал, кеште чек, өтөсүнөн чык.
- 3) Тууранды сөз түгөйлүү татаал этиштер- биринчи түгөйү табыш тууранды жана элес тууранды сөздөрдөн жана эт, де, кой сыйктуу жардамчы этиштерден болгон татаал этиш сөздөр: ар эт, болк эт, быш де, жарк эт, тарс эт, кош де, күнк де, дыр кой, жылт кой ж.б.

## Тактооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы

Эки же андан ашык сөздөрдүн синтаксистик айкашын бир бүтүндүккө айланышынан улам пайда болгон тактооч (татаал тактоочтор). М: эртедир-кечтир, тез-тез, бир күнү, жылы ж.б. Татаал тактоочтор да синтаксистик тең байланыш же багының байланышта (түзүлүшүнө кар жасалгандыгына карай кош жана кошмок сөз тибинде болот.

**Кош сөз тибиндеги тактоочтор** – түзүүчү негиздери сөз түркүмүнө тиешелүү болуп, синтаксистик тең байланыш жасалган тактоочтор. Алар төмөнкүдөй ықмалар менен жасал-

### 1. Түгөйлөрүнүн морфологиялык курулушу боюнча:

- 1) Эки түгөйү (негизи) тең уңгу түрүндө туруп жасалган туу тактоочтор: тез-тез, бат-бат, ылдам-ылдам, кез-кез, ал алыс, кайра-кайра ж.б.
- 2) Бириңчи түгөйү уңгу, кийинкиси жөндөмөлөр формасы туруп жасалган туунду тактоочтор: кез-кезде, аз-аз, топ-топтон, ары-бериден ж.б.
- 3) Эки түгөйү тең жөндөмөлөр формасында туруп жасал туунду тактоочтор: кээде-кээде, анда-санда, ойдон-тоо, күндө-түндө, андан-мындан ж.б.
- 4) Бириңчи түгөйүнө –ма мүчөсү жалганып, экинчи түгөйү түрүндө туруп жасалган туунду тактоочтор: көзмө бетме-бет, бирме-бир, жүзмө-жүз, оозмо-ооз, колмо ж.б.
- 5) Эки түгөйү тең -дыр мүчөсүн кабыл алган формада туралган туунду тактоочтор: эртедир-кечтир, жакшыр, жамандыр, жайдыр-кыштыр, күндүр-түндүр ж.б.

### 2. Түгөйлөрүнүн маанилик карым-катьшы боюнча:

- 1) Түгөйлөрү өз ара антонимдик катышта туруп уюшу туунду тактоочтор: өйдө-төмөн, эртели-кеч, күнү-жайдыр-кыштыр, онду-солду, он-тетири ж.б.
- 2) Түгөйлөрү өз ара синонимдик катышта келип жасал туунду тактоочтор: аста-секин, ачык-айкын, аман-эсен, саламат ж.б.

3) Кайталанма (күчөтүү мааниси кошо) мааниде туруп түзүлгөн туунду тактоочтор: бат-бат, тез-тез, аз-аз, ылдам-ылдам, кээде-кээде, Бирме бир, оозмо-ооз, көп-көптөн ж.б.

### 3. Түгөйлөрүнүн берген лексикалык мааниси боюнча:

- 1) Түгөйлөрүнүн бири өз алдынча турганда лексикалык маани бере албаган абалда туруп жасалат: чала-була, каршытерши, чогу-чараан ж.б.
- 2) Эки түгөйү тең өз алдынча турганда лексикалык мани бере албаган абалда туруп түзүлөт: үстөккө-босток, алай-дүлөй, оп-чап ж.б.

### 4. Түгөйлөрүнүн кайсы сөз түркүмүнөн экендиги боюнча:

- 1) Өз алдынча колдонулганда эки түгөйү тең зат атоочтон болгон туунду тактоочтор: оозмо-ооз, бетме-бет, катар-катар, колмо-кол ж.б.
- 2) Өз алдынча иштетилгенде эки түгөйү тең сын атоочтон болгон туунду тактоочтор: ачык-айкын, аман-эсен, соосаламат ж.б.
- 3) Өз алдынча турганда эки түгөйү тең тектөчтөрдөн болгон туунду тактоочтор: өйдө-төмөн, илгери-күйин, ары-бери ж.б.
- 4) Өз алдынча турганда эки түгөйү тең чакчыл формасындагы этиштерден болгон туунду тактоочтор: бара-бара, аласала, кайта-кайта ж.б.

**Кошмок сөз тибиндеги тактоочтор:** бир жылы, бир күнү, өткөн айда, эч жерде, бир убакта, бир маалда ж.б. Ошондой эле бир катар кошмок сөз тибиндеги тактоочтор биригип, түгөйлөрү тыбыштык жактан өзгөрүп таанылгыс болуп кеткен. Аларга: бүгүн (бул күн), быйыл (бул жыл), өгүнү (о+күн+ү), бүрсүгүнү (бира+и+си+күн+ү) ж.б. Мындаи тактоочтор тарыхый жактан гана синтаксистик жол менен жасалган тактоочтор катары каралып, тилдин учурдагы абалы боюнча алып карғанда жөнөкөй тактоочтор иретине кирет.

## Тууранды сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы

Бир эле табышты же элести билдириген сөздөрдүн синтаксистик тең байланышта айкалышып, кайталанып колдонулушу аркылуу жасалган татаал туурандын сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалган туурандын сөз катары каралат. Алар ар дайым кош сөз тибинде болот. Экиден түгөйлөрдөн турушу да мүмкүн: дыбыр-дыбыр, быш-быш, чый-чуйп, тарс-тарс, ав-ав-ав, арс-арс-арс-арс, опон-топон, серен-серен, жалт-жулт, жарк-журк, долдоң-долдоң, илен-илен, бөжөң-бөжөң, шып-шып, шап-шап-шап ж.б.

## Сырдык сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы

Тууранды сөздөр сыйктуу эле сырдык сөздөрдүн синтаксистик айкалышынан улам жасалат. Алар (көбүнчө) сөз тибинде болот. М: алдей-алдей, апей-апей, кыроо-кыроо, чү-чү, күчү-күчү, тү-тү-тү, кош-кош, пыш-пыш, ой-оой ж.б.

## СӨЗ ЖАСООНУН ЛЕКСИКО-СЕМАНТИКАЛЫК ЖОЛУ

Ар кандай эле тил өкүлдөрү мурдатадан колдонулуп келген сөздөр туюнкан түшүнүктөрө коомдун өнүгүшү менен пайда болгон жаңы түшүнүктөрдү (тигил же бул касиеттери боюнча) окшоштуруп, аларды (жаңы түшүнүктөрдү) атоо үчүн да ошол эле сөздөрдү пайдаланат.

Айтсак, кыргыз коомчулугунун кийинки өнүгүш мезгилиндө пайда болгон:

- 1) сүйлөмдүн составдык бөлүктөрү (баяндооч, ээ, аныктооч ж.б.),
- 2) өз алдынча турганда маани бере албаган сөздүн бөлүгү (жардамчы морфема),
- 3) кандайдыр бир уюмдун тобундагы адам (партиянын өкүлү) деген түшүнүктөр «бир бүтүндүн бөлүгү» катары мурунку «мүчө» (адамдын же жаныбарлардын дene бөлүктөрү) деген сөз менен жалпылыкты түзөт. Ошондуктан аларга да «мүчө» деген аталыш ыйгарылган.

Кыргыз тилинде мындай сөздөр бир топ. Алар алгачкы лексикалык же грамматикалык маанисинен ажырап же ажырабай туруп да жаңы лексикалык же грамматикалык мааниге ээ боло алат. Тактап айтканда, андай сөздөр бир сөз түркүмүнөн экинчи бир сөз түркүмүнө өтөт же ошол эле сөз түркүмүндө туруп, башка лексикалык маанини туюнтуп калат. М: каш (ээрдин тизгин, чылбыр илүүчү астыңы жана тегерек формада болгон арткы бөлүгү: Ажырашаар дос ээрдин арткы кашын сурайт.) сөзү: каш (көз чанагынын үстү жагына кыйгачтана өскөн, кыска кылдуу тилке: керме каш, кыйма каш.) сөзүнүн маанисинин кеңеишинен улам эки башка лексикалык маанини туюндуруп, бир сөз түркүмүнө (зат атоочко) тиешелүү болсо, көк (айтканын, ойлогонун бербеген, айтканынан кайтпаган, өжөр: Эр болсоң көк бол, сөзүңө бек бол.) сөзү – көк (асман: Ат аяган жер карайт, Күш аяган көк карайт.) сөзүнүн маанисинин кеңеишинен улам жасалган эки башка сөз түркүмүнө тиешелүү сөз.

Ошентип, тилдеги мурдатан эле колдонулуп келген сөздөрдүн тыбыштык турпаты өзгөрбөстөн ички маанисинин кеңеишинен улам башка маанидеги сөздөрдүн жасалышы-сөз жасоонун лексико-семантикалыйк жолу деп аталаат.

Бул жол менен түнүндү сөздөрдү жасоо эки түрдүү ык ишке ашат.

1) Семантикалык ык.

2) Стилдик ык.

**Семантикалык ык** – башта бир эле маанини туюнтын тилдин тарыхый өсүшү, коомдун өнүгүшүнө ылайык өз маанилик катыштагы сөздөрдүн жасалышы. Аларга жогоруда келтирилген мисалдар менен катар төмөнкүдөй сөздөр кошууга болот.

Той - ачкалыгын басуу, канаттанганча тамактануу, же Тамакка той.

Той - бала төрөлгөндө, кыз бергенде, келин алганда жакшылык иштерде эл чакырып, ар кандай оюн-тамак болуп, тамак берилүүчү салатанат. Тойго эмне союз келинчегим эмне киет аны өзүм билем.

Тамак - ооз көндөйү менен кызыл өңгөчтүн туташкан же алкым: Ал кетип, тамак кургап турган чакта (А. Ток.).

Тамак - азык: Бышылуу тамактын күйүтү жаман (макал).

Күн - планета: Жер Күндүн айланасында айланат.

Күн - эртеден кечке чейинки сутканын бир бөлүгү: Күн кече аба салкындады (К. Баял.).

Күн - жыйрма төрт саатты ичине камтыган убакыт, сүрөттөн, күнгө күн өтүп, күн мезгили келиптири («Манас»).

Күн - аба ырайы: Быйыл күн жаанчыл болду (К. Жан.).

Күн - жашоо, өмүр сүрүү, жан сактоо: Чыгым анда та-

кетип, элдин күнү куурулган (А. Ток.).

Жер - планета: Жер Күндү тегеренет.

Жер - кургактык: Моряктар горизонттон жерди көрүштү.

Уңгу - балта, күрөк, керки ж. б. д. у. с. куралдардын са-

шталып бириктириле турган бөлүгү: Уңгусу карыш

кетмен, Кол учунда ойносун (О. Бөл.).

Уңгу - сөздүн бөлүнбөй турган маани берүүчү бөлүгү: Ти-

Ушундай эле ык менен кызматчы сөздөр пайда болған мисалы: жана байламтасы <жан- артка кайтуу деген этиш чакчыл -а мүчөсү менен өзгөргөн формасын грамматикалазациясынын натыйжасында пайда болгон.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. -Ф.: Илим, 1980. 121-б.

**Стилдик ык** – стилдик максатка ылайык сүйлөм тутумундагы же кептеги бир сөздүн ордуна экинчи бир сөздүн колдонулушу.

М: жакшы (сын атооч) адамга бир сөз, жаман (сын атооч) адамга миң сөз (макал).

**Жакшыга** (зат атооч) бир сөз, жаманга (зат атооч) миң сөз.

**Студент** – билим алууга умулган адам. Ал ар дайым изденүүсү керек.

Акылдуу адамдын сөзү кыска, айта салса нуска (макал).

Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска. ж.б.

Белгиленген сөздөр лексико-семантикалык жолдун аталган ыгы менен жасалган сөздөр болуп саналат.

**Жыйынтыктап** – айтканда лексико-семантикалык жол аркылуу сөздөр түзүүчү негиздеринин маанисинин көнчийшинен улам жасалып, лексикадагы башка сөз катары жашаса, айрымдары стилдик максатта гана убактынча экинчи бир сөздүн ордуна колдонулат.

**Эскертуү:** Тилдеги тыбыштык турпаты боюнча окшош сөздөрдүн баарын эле лексико-семантикалык жол менен жасалган сөз катары кароого болбайт. Анткени бул жол менен жасалган сөздөрдүн ортосунда ич ара (тигил же бул белгилери боюнча) окшоштук, маанилик карым-катыш болот. Эгерде тыбыштык турпаты боюнча окшош болуп, бирок ич ара маанилик карым-катышы болбосо андай сөздөр лексико-семантикалык жол менен жасалган сөз эмес мурдатан эле колдонулган (ар бири өз алдынча) сөз катары каралат. **М: Ак** (сүт азыктары: Мал көккө тоюнуп, эл акка тоюнуп калган кез.), **ак** (шахмат, дойбу оюндарында кара түстөгү фигурапардын карышысында ойнолуучу фигурапар: Мен агыны алам.), **ак** (чындык, жалганы жок, акыйкат: Ачык айтып, ак сүйлө.), **ак** (көздүн карегин капитап калган чел: Көзүнө ак түштү.) сөздөрүн сөз жасоонун аталган жолу аркылуу жасалган сөздөр деп кароого болот. Себеби алар **ак** (кардын, сүттүн өңүндөй түс: ак көйнөк, ак калпак) сөзүнүн туундулары. Анткени баары түстүк жактан жалпылыкты түзгөн катышка ээ. Ал эми **ак** (белгилүү бир нук боюнча бир багытка бет алыш, өз жүрүшүндө жылуу: аккан суу) сөзү жогорку **ак** сөздөрү менен эч кандай маанилик байланыш түзө албайт. Ошондуктан бул **ак** (этиш) сөзүн алардын туундусу же түзүүчү негизи деп кароого болбайт.

# ДИАЛЕКТИЛИК СӨЗДӨРДҮН СӨЗ ЖАСОО ЖОЛДОРУ МЕНЕН ЖАСАЛЫШЫ

(Кыргыз тилинин түштүк-батыш диалектисинин  
материалдарында)

Диалектилік-лексикалық курамда да сөз жасоонун тигил же бул жолу менен жасалған диалектилік сөздөр бар. Мисалы: **эсепдан-** эсептүү, **ашыначылық-** досчулук, **адамбаз-** адамдық, **дөөкарлик-** марттық, **баткенчи-** баткендик, **дартман-** дарттуу, **мапаасыз-** жакшылыксыз, **пакизалық-** тазалық, **бейпарасаттық-** ақылсыздық, **бебараал-** бактысыз, **нашукүрчүлүк-** ысырапкерчилик, **өмүрбат-** өмүр бою, **илабиз-** убада, **герезендик-** жамандық, **сергайрат-** кайраттуу, **накабыл-** түшүнүксүз, күйүмсүз, **бакубат-** күчтүү ж.б. Мындаи диалектизмдер адабий вариантарынан тигил же бул сөз жасоочу элементтери боюнча, башкача айтканда, түзүүч негиздери же сөз жасоочу мүчөлөрү боюнча айырмаланып туунду маанидеги диалектилік сөздөрдүн тобун түзөт да, сөз жасамдық диалектизмдер деп аталат. Алар сөз жасоонун морфологиялық жана синтаксистик жолдору менен жасалат.

## Морфологиялық жол менен жасалған диалектизмдер

Бир гана уңгудан туруп сөз жасоочу мүчөсү же түзүүч негизи адабий нормага туура келбеген диалектилік сөздөр. Алар өз ара үчкө бөлүнөт:

а) Түзүүчү негиздери (унгулары) адабий нормага туура келип, бирок сөз жасоочу мүчөлөрү жергиликтүү өзгөчөлүкү көрсөткөн диалектизмдер. Аларга заттын көптүгүн же бир орундуң белгилүү бир нерсеге мол экенин билдириген – зар, орунга, аймакка тиешелүү, таандық экендикти билгизген – чы, түзүүчү негиз туюнтурган түшүнүктүн молдугүн билдириген – дан, -ман, түзүүчү негиз туюнтурган түшүнүктү сапат, белги катары көрсөткөн – баз, биримдик, жалпылық маанилерин уюштуруучу – даана, кесипти, өнөрдү билдириүүчү -пурш, -баз, мезгилдик маанини туюнткан – бат, уңгудан мурда келип заттын белгисинин көптүгүн бидириген сер- мүчөлөрү менен айырмаланган сөз жасамдық

диалектизмдерди көрсөтүүгө болот. Мисалы: Көпкөк асман. Кызыл бедезар (беделүү жай). Нурлар агып барат каналда (Э. Эрматов. «Махабат», 154)., Арасаң алмазардын (алмалуу жай) арасын, Ай, укмуш бир жыпар жытка канасың (К. Сабыров «Керәэз», 206)., Ой, бул эле баткенчилерденби (баткендик)? – деп, чочуп кетти ал (Н. Сайдуллаев. «Күн башбакты», 115). Себеби зардалычылар (зардалылық) асканын бооруна салып өткөн чыйыр жолду тасмага түшүрүп, көгүлтүр сыналгы аркылуу айтып берүү керек эле (М. Үсөн. «Сакылар жери», 150)., -Сакыбий, бу сиз кийинки күндөрү башкача болуп кеттиңиз да. Ордо авладинин нараазы бовогону жок. Жакшы эсепдан (эсептүү) адам деп сизди тандаган элем (М. Үсөн. «Сакылар жери», 16)., Андай дартман (дарттуу) айымдардан запкы тарткыдай боло элексиз го, мырза. (М. Үсөн. «Ааламдар алкагында», 33)., Меймандос адамбаздыгыңыздарга (адамгерчилик) көзүм күйдү (М. Үсөн. «Сакылар жери», 58)., Ага кандай касиет сыйган экен. Кудай менен жуурулган сырдаана (сырдаш) экен (Э. Эрматов. «Мухаммед пайгамбар», 95)., Төмөнкү айылдагы балыкпуруштук (балык саткан) кылган адамдан сатып келген экен (Н. Сайдуллаев. «Жоголгон күн», 121)., Көк бууданды тизгинден дароо атбаз (ат баккан адам) жигит ала койду эле, ага карап Сатурайим саяпкер зардап менен табыштады (Н. Сайдуллаев «Хан Шырдак», 121)., Чакырыкты жеткирген добуш эң эле тааныштай, өмүрбат (өмүр бою) угуп-туюп аралашып жүргөндөй (Н. Сайдуллаев. «Жоголгон күн», 168)., Калкөүл үрөнчүнүн чөнгөлинен чубураган топурактын серасыл (асылдуу) түшүмдөрү ыңбып, ачылып-чачылган колу жукалар ирденип калышкан күндөргө да жетишти (М. Үсөн. «Сакылар жери», 57)., ...Кечеги кан күйгөн урушта өлүмдү көрүп, жүрөгү канган сергайрат аксакалдар баш болуп, көк сакалдар жай казды (Н. Сайдуллаев. «Хан Шырдак», 226) ж.б.

б) Сөз жасоочу мүчөлөрү адабий нормага туура келип, бирок түзүүчү негиздери (унгулары) жергиликтүү өзгөчөлүкү алып жүргөн диалектизмдер: Нысты башка эл менен ашыначылық (достук) барган сайын күч алып, көңүлү бөксө «Сакылар жери», 40)., Бул ошо түптүү элдин ынтымакчылыгын, барчылыгын, кененчилигин даңтаган

дөөкарлик (марттық) (М. Үсөн. «Сакылар жери», 128)., Оо, мапаасыз (жакшылыксыз) дүйнө! Сага көзү тойгон пендеси болду бекен (М. Үсөн. «Ааламдар алкагында», 37)., Эрте-кеч сени ойлосом: өткөн күндөр, балалық-сагырчылық (жетишпестик, жетимдик) күндөр эске келет (К. Сабыров. «Керээз», 33)., Сизге герезендик (жамандық) кылган болсом, кечирип коюң (Н. Сайдуллаев. «Хан Шырдак», 145) ж.б.

в) Түзүүчү негизи да, сөз жасоочу мүчесү да жергилитүү өзгөчөлүк катары жашаган сөз жасамдық диалектизмдер: Аナン бара-бара башка ойлорго чарпылып, арапашып жатып эле кокусунан бебараал (бактысыз) атасын эстей койгонун байкабай калды (Н. Сайдуллаев. «Жоголгон күн», 101)., Же накулай (туура эмес) айтып жатамбы (Н. Сайдуллаев. «Жоголгон күн», 122) ж.б.

### Синтаксистик жол менен жасалган диалектизмдер

Жергилитүү диалектилик өзгөчөлүкту алып жүргөн татаал сөздөр кош жана кошмок сөз тибинде болуп, бардык түгөйлөрү диалектилик жана түгөйлөрүнүн бири адабий, экинчи диалектилик мүнөздөгү татаал диалектизмдер болуп бөлүнөт.

а) Бардык түгөйлөрү диалектилик мүнөздөгү татаал диалектизмдер. Буларга төмөнкүдөй кош жана кошмок сөз тибиндеги татаал диалектизмдерди кошууга болот: Ошол жоокерчилик замандын зар капшабында (ад.т. оор кесепт) зарайлап, жүрөк заада боло калган турал тукумдары ээлеген жерлеринде бекем чеп-коргондорду куруп, хан ордолорун тургуда башташат (Н. Сайдуллаев. «Хан Шырдак», 53). Каныкеидин шартнаамасын (келишим кат) Төштүк жигиттерге түшүндүрдү (М. Үсөн. «Сакылар жери», 175). Шартнаамени бекемдешти кол коюп, Исламга бермек болду жан, дилин (Э. Эрматов. «Мухаммед пайгамбар», 185)., -Ээ тобо, жаратканыңа шүгүр! Берген назы-ныйматыңа (ад.т. ырыс-кешик) шүгүр! Кыйналым дебейин! Балдарым учун көрсөткөн күнүндө аз-көп дебей жашайын (М. Үсөн. «Сакылар жери», 48)., Зардабиң тииди, арз-аваз (кумарлануу, кызыгуу, суктануу, ) кылып жүрчү элем. Бар беле өчүң, кусага баттың белчемен (Э. Эрматов. «Махабат», 398).

б) Түгөйлөрүнүн бири – адабий, экинчи диалектилик мүнөздө болгон татаал диалектизмдер. Мисалы: Балким, базардын ичинде кырдырган жыйырма миң кыпчактын каны забалы (убал сообу, каны зары) уруп кеттиби? (М. Үсөн. «Сакылар жери», 83)., Эсине түйүлүп, түйүнчөк болуп көктөлүп калганы эле эрте баардаги (ад. т. эрте көктөм) көктөм болуучу (Н. Сайдуллаев. «Жоголгон күн», 4)., Уктаган менен да жомок маңызы кудум анын уйкусунда улангандай, уйку шириндигине жомок шириндиги арапашып, чалкем-чалыш (ад. т. чалды-куйду, баш-аламан) болуп жуурулуп, аナン балалық бал сезими ого бетер көлкүп, элжиреп, эртеси сергек тартып, күшбак ойгонор эле (Н. Сайдуллаев. «Жоголгон күн», 65)., Алан шер келген ыңгай-пайылты (ад.т. ыңтайлуу учур, убак) түк текке кетирбей, билгичтик менен ыкчам пайдаланып, дароо жетип, кудум ач кене сымак ага таппа тармашты да калды (Н. Сайдуллаев. «Хан Шырдак», 120).,

Диалектилерде синтаксистик жол менен жасалып эки түгөйү тен адабий нормага туура келген бирок сөздүктөрдө учурабаган сөз жасамдық диалектилик сөздөр учурдай. Мисалы: Май топурак – минералдық заттарга бай, кара, сагыз топурактуу жер: Жамгырбы май топурак жерге сиңген (Э. Эрматов. «Махабат», 204).

Жами жамаат – жалпы журт: Аймончок сулуу жами-жамаат дал бата кылганда акыл-үшүн жыйды (Н. Сайдуллаев. «Хан Шырдак», 114).,

Зым жыгач – электр зымдары тартылган устун жыгач (орус тилинде- столба): Жол боюнда тизилген зым жыгачтар, Тааныш эмес ааламды алып келет (Э. Эрматов. «Махабат», 195)., Экөө зым жыгачка сөйөнгөн боюнча балмұздакты түгөтүштү (Н. Сайдуллаев. «Жоголгон күн», 154)

## СӨЗ ЖАСОО БОЮНЧА ТАЛДООНУН ПЛАНЫ

Сөз жасоодо сөз жасоочу каражаттарга тилдик талдоо жүргүзүү үчүн мисал сүйлөм тутумунан алынат. Анткени сөз жасамдык бирдиктердин касиеттери да сүйлөм чегинен байкалат. Тандалган сүйлөмдө сөз жасоонун тигил же бул жолу менен жасалган туунду маанидеги сөздөр болбосо, андай сүйлөмдөрдү мисал катары алуу максатка ылайыксыз.

Биз жогоруда азыркы кыргыз тилиндеги сөз жасоонун жолу менен тааныштык. Ошого ылайык талдоо төмөндөгүдөй үч түрдүүчө жүргүзүлөт.

**Сунуш:** Сүйлөм тутумундагы сөздөрдүн негизин тура, табуу үчүн сөздөрдүн составдык бөлүктөрүн (үңгү, мүчө жана негиз) төмөнкүдөй белгилер менен ажыратууну сунуштайбыз:  
—үңгү, ^ - сөз жасоочу мүчө, Ⓢ - форма жасоочу мүчө, → - сөз өзгөртүүчү мүчө, — негиз.

Ошондо негиз:

- 1) — — - уңгу түрүндө,
- 2) — ^ — - уңгу менен сөз жасоочу мүчө түрүндө,
- 3) — ^ ^ — - уңгу жана эки же андан ашык сөз жасоочу мүчө түрүндө,
- 4) ^ — — - сөз жасоочу мүчө менен уңгу түрүндө
- 5) — — — — - эки же андан көп уңгу түрүндө,
- 6) — — — ^ — - экиден кем эмес уңгу жана сөз жасоочу мүчө түрүндө.

М: Айша ак көйнөк сатып алды.  
Китепсиз студент- студент эмес.  
Көп бириксе, көлдөн күчтүү толкундайт.  
Илгери-илгери ёткөн заманда...  
Ак жүздүү аял.

1. Сөз жасоонун морфологиялык жолу менен жасалган туунду сөздөрдү талдоонун планы:

1. Тандалып алынган сүйлөмдүн тутумундагы сөздөрдү унгу мүчөгө ажыратып алуу. Негизин көрсөтүү (тубаса негиздин астын бир, туунду негиздин астын эки сыйык менен белгилөө).
2. Туунду негиздин лексикалык маанисин чечмелөө.
3. Түзүүчү негизин табуу жана анын лексикалык маанисин тактоо, тубаса же туунду экенин аныктоо.
4. Сөз жасоо маанисин түшүндүрүү.
5. Сөз жасоочу мүчөнүн башка мүчөлөрдөн болгон өзгөчөлүгүн айтып берүү.
6. Сөз жасоочу мүчөнүн кайсыл сөз түркүмүндөгү сөздөн кайсыл сөз түркүмүндөгү сөздү жасагандыгын, өнүмдүү, аз өнүмдүү же өнүмсүз экендигин мисалдар менен түшүндүрүү.

М: Бул курак балыштар – апамдан калган эстелик.

**Курак** – ар кандай түстөгү материалдардын кесиндилиренен өөнөлөп жасалган буюм.

**Түзүүчү негизи:** кур- бир нерсени жасоо, тургузуу, орнотуу деген лексикалык маанини туюнкан, тубаса негиз.

**Сөз жасоо мааниси:** түзүүчү негиз туюнтурган кыймыл аракеттин натыйжасында пайда болгон затты көрсөткөндүгү.

Сөз жасоонун морфологиялык жолу менен жасалды. Сөз жасоочу каражаттары негиз жана сөз жасоочу мүчө. Кур-этиш, уңгу сөз, -ук (-ык) этиштен зат атооч жасоочу өнүмдүү мүчө. Анткени бул мүчө бир катар этиш сөздөрдөн зат атооч сөздөрдү (жүрөк, күрөк, казык, түшүнүк, чырылдак ж.б.) жасоого катышат.

**Эстелик** – кимдир бирөөлөрдүн аң сезиминде калуу максатында аларга арналып жасалган, берилген буюм.

**Түзүүчү негизи:** эсте - эске түшүрүү, эске ала журуү, унуплоо деген лексикалык маанини туюнкан, туунду негиз. М: Өткөн күндөрүндү эсте.

**Сөз жасоо мааниси:** түзүүчү негиз туюнтурган кыймыл аракетти жаратуучу затты билдиргендиги.

Сөз жасоонун морфологиялык жолу менен жасалды. Сөз жасоочу каражаттары негиз жана сөз жасоочу мүчө. Эсте -

етиш, туунду сөз, -лик (-лық) этиштөн зат атооч жасоочу аз өнүмдүү мүчө. Анткени аз сандагы этиш сөздөрдөн (кусалык, эстелик) гана зат атоочторду жасоого катышат. Бирок атооч сөздөрдөн зат атооч жасоо жөндөмдүүлүгү өнүмдүү.

## 2. Сөз жасоонун синтаксистик жолу менен жасалган туунду сөздөрдү талдоонун планы:

- 1 Тандалып алынган сүйлөмдүн тутумундагы сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратып алуу. Негизин көрсөтүү (тубаса негиздин астын бир, туунду негиздин астын эки сыйык менен белгилөө).
- 2 Туунду негиздин лексикалык маанисин чечмелөө.
- 3 Түзүүчү негизин табуу жана анын лексикалык маанисин тактоо, тубаса же туунду экенин аныктоо.
- 4 Сөз жасоо маанисин түшүндүрүү.
- 5 Синтаксистик байланыштын кайсыл түрүндө айкалышканын аныктоо.
- 6 Тең байланышта жасалган сөз болсо: түгөйлөрүнүн кайсыл сөз түркүмүнө тиешелүүлүгүн, өз алдынча турганда лексикалык маани туюнта алышын, морфологиялык курамын, маанилик катыштарын мисалдар менен түшүндүрүү.
7. Багыныңкы байланышта жасалган сөз болсо: түгөйлөрүнүн кайсыл сөз түркүмүнө тиешелүүлүгүн жана багыныңкы байланыштын кайсыл жолу менен айкашканын белгилөө.

М: Ар-намыс үчүн баш берген, атадан калган салтың бар (/с.).

**Ар-намыс** – уят, абийир, адамгерчилик.

Түзүүчү негиздери: ар- кандайдыр бир кылыш-жоругу, мамилеси абийирине тийип, ыңгайсыз абалда калуу сезими, намыс-адамдын коомдо өзүн тура, адамгерчиликтүү алып жүрүү, өзүнүн абийирин, милдетин сезүү сапаты деген лексикалык маанилерди туюнат. М: Айылды өзүң билгенсип, ары жок кандай баласың («Эртабылды»). Эне төрөйт баланы, Жарайт деп түрдүү намыска («Мендиран»).

Сөз жасоо мааниси: Түзүүчү негиздери туюнкан абстрактуу заттык түшүнүктөрдү жалпылаштырып, күчтүп бергендиги. Сөз жасоонун синтаксистик жолунун тең байланышы аркылуу жасалды. Эки түгөйү тең зат атооч сөз түркүмүнө тиешелүү. Ар

бири өз алдынча турганда лексикалык маани туюнта алат. Түгөйлөрү морфологиялык курулушу боянча уңгу түрүндө, маанилик катышы боянча синонимдик алакада.

М: Ашыр аке акырларга саман салып, өзүнчө кобурады (Убукеев).

**Саман сал** – малга тоют берүү.

Түзүүчү негиздери: саман- дан эгиндеринин данын алгандан кийин калган кургак сабы, сал- бир нерсенин ичине же бетине жайлыштыруу, коюу деген лексикалык маанилерди туюнкан тубаса негиздер. М: Сапырылган эгин үйүлсүн, саман-топон-жыйылсын (О. Бөл.). Жамила дасторкон жайып, ага чача боорсок салды (К. Бая.).

Сөз жасоо мааниси: кыймыл-аракет алгачкы биринчи түзүүчү негизи туюнкан түшүнүктүн натыйжасында болгондугу.

Сөз жасоонун синтаксистик жолунун багыныңкы байланышында жасалды. Биринчи түгөйү зат атооч, кийинки түгөйү этиш сөз түркүмүндө туруп, багыныңкы байланыштын башкаруу (саманды сал) жолу аркылуу тутумдашты.

## 3. Сөз жасоонун лексико-семантикалык жолу менен жасалган туунду сөздөрдү талдоонун планы:

1. Тандалып алынган сүйлөмдүн тутумундагы сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратып алуу. Негизин көрсөтүү (тубаса негиздин астын бир, туунду негиздин астын эки сыйык менен белгилөө).
2. Туунду негиздин лексикалык маанисин чечмелөө.
3. Түзүүчү негизин табуу жана анын лексикалык маанисин тактоо, тубаса же туунду экенин аныктоо.
4. Сөз жасоо маанисин түшүндүрүү.
5. Лексико-семантикалык жолдун кайсыл ыгында жасалгандыгын тактоо.
6. Көп маанилүү же омоним сөз экендигин белгилөө.

М: Жарактуу кол куралсын.

Кол – кишилерден турган согуштук күч, аскер, кошуун.

Түзүүчү негизи: кол-адамдын эки ийнинен баштап, манжаларынын учунча чейинки дөнө мүчөсү деген лексикалык маанини туюнтар. М: Динар колундагы китепти чоң энеге көрсөтүп силкилдетип койду (Т. Сыд.). Сөз жасоонун лексико-семантикалык жолунун семантикалык ыгы боюнча жасалган, бир сөз түркүмүнө кирген, эки башка лексикалык маанидеги сөз.

## ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Абдувалиев И., Садыков Т. Азыркы кыргыз тили. Морфология. -Б., 1997.
2. Абдувалиев И., Кыргыз тили. Морфология. -Б., 2003.
3. Абдулдаев Э., Давлетов С., Иманов А., Турусбеков А. Кыргыз тили. -Ф.: Мектеп, 1986.
4. Жалилов А. Кыргыз тили боюнча талдоонун түрлөрү. -Ош, 2002. А. Сапарбаев, Н. Абдесов. Кыргыз тили: VII кл. учун. -Б.: Мектеп, 1999.
5. Жалилов. А. Азыркы кыргыз тили. -Б.: Кыргызстан, 1996.
6. Жакыпов Ы., Турусбеков С., Майрыков Д. Кыргыз тилинин грамматикасы. 1-бөлүк -Ф., 1954.
7. Давлетов С., Кудайбергенов С. Азыркы кыргыз тили. Морфология. -Ф.: Мектеп. 1980.
8. Давлетов С., Мукамбаев Ж., Турусбеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы: I бөлүм. -Ф.: Мектеп. 1982.
9. Иманов А. Кыргыз тили. -Ф.: Мектеп, 1990.
10. Иманов А., Сапарбаев А. Кыргыз тили: II бөлүк, синтаксис. -Ф.: Мектеп, 1988.
11. Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндөнгө этишти жасоочу кээ бир мүчөлөр. -Ф.: Мектеп, 1966.
12. Кыргыз тилинин грамматикасы, морфология. -Ф. 1964.
13. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. -Ф.: Илим, 1980.
14. Орзубаева Б. О. Словообразование в киргизском языке. -Ф. 1964.
15. Орзубаева Б. О. Сөз (слово). -Б., 1994.
16. Орзубаева Б. О. Сөз курамы. -Б.: Мектеп, 2000.
17. Сапарбаев А., Өмүралиева С. Эгембердиев Р., Мусаева В. Кыргыз тили: X-XI класстар үчүн. -Б.: Акыл, 2003.
18. Сейдакматов К. Кыргыз тилинин кыскача этимологиялык сөздүгү. -Ф., 1988.
19. Шукuroв Ж. Ш. Кыргыз тилиндеги татаал сөздөр. -Ф., 1955.
20. Чечейбаева К. Ө. Кыргыз тилиндеги сан атоочтор. -Ф., 1978.

## МАЗМУН

|   |    |
|---|----|
| 1. Баш сөз .....  | 3  |
| 2. Сөз жасоонун изилдөө объектиси жана милдеттери .....                           | 5  |
| 3. Сөз жасоонун изилдениши .....  | 7  |
| 4. Сөз жасоонун негизги түшүнүктөрү .....   | 10 |
| 5. Негиз жана уңгу .....  | 10 |
| 6. Сөздүн мүчө бөлүгү .....   | 11 |
| 7. Форма жасоочу мүчөлөр .....  | 12 |
| 8. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр .....   | 15 |
| 9. Тубаса жана туундуу негиз .....  | 16 |
| 10. Түзүүчү негиз .....   | 17 |
| 11. Түзүүчү жана туундуу негиздердин карым-катышы .....                           | 18 |
| 12. Сөз жасоо мааниси .....   | 21 |
| 13. Сөз жасоо тиби .....  | 22 |
| 14. Сөз жасоонун морфологиялык жолу .....   | 23 |
| 15. Сөз жасоочу мүчө .....  | 24 |
| 16. Сөз жасоочу мүчөлөрдүн классификациясы .....                                  | 25 |
| 17. Сөз жасоочу мүчөлөрдүн пайда болу жолдоруу<br>жана толукталуу булактары ..... | 26 |
| 18. Зат атооч сөздөрдүн морфологиялык жол менен<br>жасалышы .....                 | 26 |
| 19. Атооч сөздөрдөн зат атооч жасоочу мүчөлөр .....                               | 26 |
| 20. Этиш сөздөрдүн зат атооч жасоочу мүчөлөр .....                                | 29 |
| 21. Сын атооч сөздөрдүн морфологиялык жол менен<br>жасалышы .....                 | 33 |
| 22. Атооч сөздөрдөн сын атооч жасоочу мүчөлөр .....                               | 33 |
| 23. Этиш сөздөрдөн сын атооч жасоочу мүчөлөр .....                                | 35 |
| 24. Этиш сөздөрдүн морфологиялык жол менен<br>жасалышы .....                      | 37 |
| 25. Атооч сөздөрдөн этиш жасоочу мүчөлөр .....                                    | 37 |
| 26. Этиштен этиш жасоочу мүчөлөр .....  | 40 |
| 27. Тактооч сөздөрдүн морфологиялык жол менен<br>жасалышы .....                   | 41 |
| 28. Тактоочтордун сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдө туруп<br>жасалышы .....                | 43 |
| 29. Сөз жасоонун синтаксистик жолу .....  | 45 |
| 30. Зат атооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен<br>жасалышы .....                  | 47 |

|   |    |
|---|----|
| 31. Сын атооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен<br>жасалышы .....    | 50 |
| 32. Сан атооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен<br>жасалышы .....    | 51 |
| 33. Ат атооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен<br>жасалышы .....     | 52 |
| 34. Этиш сөздөрдүн синтаксистик жол менен<br>жасалышы .....         | 53 |
| 35. Тактооч сөздөрдүн синтаксистик жол менен<br>жасалышы .....      | 54 |
| 36. Тууранды сөздөрдүн синтаксистик жол менен<br>жасалышы .....     | 56 |
| 37. Сырдык сөздөрдүн синтаксистик жол менен<br>жасалышы .....       | 56 |
| 38. Сөз жасоонун лексика-семантикалык жолу .....                    | 57 |
| 39. Диалектилик сөздөрдүн сөз жасоо жолдору менен<br>жасалышы ..... | 60 |
| 40. Сөз жасоо боюнча талдоонун планы .....                          | 64 |
| 41. Пайдаланылган адабияттар .....                                  | 69 |

Терүүгө 03.11.07 берилди. Басууга 8.11.07 кол коюлду.

Кагаздын форматы 60x84.

Көлөмү 4,5 басма табак. Нускасы 500 даана.

«Кагаз Ресурстары» басмаканасында оффсеттик  
ыкма менен басылды.

Кыргыз Республикасы, Ош шаары,  
Курманжан Датка көчөсү, 287, тел.: 2-52-50



## АДАМ ТИЛИ

1. Адам тили тийгенде,  
2. Адам күйүп, дүрт этип жанат тура.  
3. Адам тили адамды  
4. Жыландан да заардуу чагат тура.  
5.

6. Адам тили адамга  
7. Даба болуп дарыдай жагат тура.  
8. Адам тили адамды  
9. Ажыратып ажалдан калат тура.  
10.

С. Жусуев

\* \* \*

Келди тилим бир тобунан сүрүлүп,  
Бирде артка, бирде алга түрүлүп.  
Өркүндөтүш үчүн эне тилимди  
Шымалана киришели түрүнүп.

Д. Юсупов